

ISSN 1694-6871



KYRGYZPATENT

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6

2020

БИШКЕК



KYRGYZPATENT

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 6 (254)

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2020-жылдын
30-июнунда жарыяланган деп эсептелет

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,
считаются опубликованными на 30 июня 2020 года

БИШКЕК, 2020

**Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан
2001-жылдын 10-июлунда берилген № 552 каттоо күбөлүгү**

**Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,
выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики**

Редакциялык коллегия:

Төрага - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы – Д. Молдошева
Төраганын орун басары - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын статс-катчысы – Т. Конокбаев
Төраганын орун басары - расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн башчысы – Н. Рымбекова

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:

М. Абалиев, Л. Баклыкова, А. Казакбаева,
Г. Кудайбердиева, Дж. Садыкова,
Д. Тулобердиева, З. Айльчиева (катчы)

Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова

Аткаруучулар:

З. Айльчиева
Н. Рымбекова – корректор
С. Кубатова – котормочу

Басууга 14.07.2020-жылы кол коюлду.
Нускасы: кагазда 19 даана; CD-дискте 4 даана.
№ 893 буйрутма. Көлөмү – 7,1 эсептик басма табак

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүндө даярдалып, Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун полиграфия бөлүмүндө басылды

Редакционная коллегия:

Председатель - председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики – Д. Молдошева
Заместитель председателя - статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики – Т. Конокбаев
Заместитель председателя - заведующий отделом подготовки официальных изданий – Н. Рымбекова

Члены редакционной коллегии:

М. Абалиев, Л. Баклыкова, А. Казакбаева,
Г. Кудайбердиева, Дж. Садыкова,
Д. Тулобердиева, З. Айльчиева (секретарь)

Ответственный за выпуск – Н. Рымбекова

Исполнители:

З. Айльчиева
Н. Рымбекова – корректор
С. Кубатова – переводчик

Подписано в печать: 14.07.2020 г.
Тираж: на бумагоносителе 19 экз.; на CD-дисках 4 экз. Заказ № 893. Объем – 7,1 уч.-изд. л.

г. Бишкек, ул. Московская, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Подготовлено в отделе подготовки официальных изданий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, отпечатано в отделе полиграфии Государственного фонда интеллектуальной собственности

МАЗМУНУ СОДЕРЖАНИЕ

ОЙЛОП ТАБУУЛАР ИЗОБРЕТЕНИЯ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	6
---	---

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	8
---	---

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

FG4W Күбөлүктөр Свидетельства.....	9
---------------------------------------	---

КӨРСӨТКҮЧТӨР УКАЗАТЕЛИ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү Систематический указатель патентов под ответственность заявителя.....	44
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель патентов под ответственность заявителя	45
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү Систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	46
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	50

**КАБАРЛООЛОР
ИЗВЕЩЕНИЯ**

ММ1А	Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	51
ММ4А	Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	52
ММ4W	Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу Прекращение действия регистрации товарных знаков из-за неуплаты пошлины за продление срока действия.....	52
ND4W	Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу Продление срока регистрации товарных знаков.....	55
HE4W	Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү Изменение адреса владельцев товарных знаков.....	59
HC4W	Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү Изменение наименований владельцев товарных знаков.....	60
	Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу Исключение из перечня товаров и услуг.....	61

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ЭЭМ үчүн программалар Программы для ЭВМ	62
ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ.....	71
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	72
(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).....	79

ОЙЛОП ТАБУУЛАР ИЗОБРЕТЕНИЯ

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A **Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР** **ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

А БӨЛҮГҮ **РАЗДЕЛ А**

салынат, жарым спирттик асептикалык тануу коюлат, жыныстык калтасына тартып кармагыч орнотулат.

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу
Удовлетворение жизненных потребностей человека

* * *

- (11) 2204
(21) 20190070.1
(22) 07.10.2019
(51) **A61B 17/00** (2020.01)
(76) Усупбаев А. Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р. Е. (KG)
(54) **Урук безинин кошундусунун ыйлаакчасын айкалыштырып дарылоо ыкмасы**
(57) Урук безинин кошундусунун ыйлаакчасын айкалыштырып дарылоо ыкмасы эркектин жыныстык калтасынын терисин жана урук безинин катмарларын кесип, урук безинин кошундусун жана ыйлаакчасын өзүнчө бөлүп чыгаруудан жана ыйлаакчаны ачуудан туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ыйлаакчанын чегинде урук безинин кошундусуна гиалуронидаза суюктугу инсулиндик шприц аркылуу куюлуп, андан кийин ыйлаакча урук безинин кошундусунун түйүнүнөн кесилип, висцералдык капталы 96 % этил спирти менен жуулат, кан токтотулат, гемостажды контролдошот, урук безин жыныстык калтага чөктүрүшөт, жаратка үч катар кетгут тигиш

- (11) 2204
(21) 20190070.1
(22) 07.10.2019
(51) **A61B 17/00** (2020.01)
(76) Усупбаев А. Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р. Е. (KG)
(54) **Способ комбинированного лечения кистозных заболеваний придатка яичка**
(57) Способ комбинированного лечения кистозных заболеваний придатка яичка путем проведения срединного разреза мошонки, рассечения соответствующих оболочек яичка, выделения яичка с придатком и соответствующей кисты, вскрытия кисты, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что у границы стенки кисты в придаток яичка инсулиновым шприцем вводят раствор гиалуронидазы, затем иссекают стенку кисты на границе с придатком яичка, где на висцеральную часть кисты воздействуют 96 % этиловым спиртом, контролируют гемостаз, яичко погружают в мошонку, устанавливают резиновый выпускник, рану ушивают трехслойным кетгутовым швом, накладывают полуспиртовую асептическую повязку и суспензорий на мошонку.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ

- (11) 2205
(21) 20190071.1
(22) 09.10.2019
(51) **A61B 17/00** (2020.01)
(76) Курбаналиев Р. М., Акылбек С.,
Колесниченко И. В. (KG)
(54) **Уретранын узун аралыктуу
стриктураларында буккалдык
уретропластика ыкмасы**
(57) Уретранын узун аралыктуу стриктурала-
рын хирургиялык дарылоодо буккалдык
уретропластика жасоо ыкмасы бетинин
ички чел кабыгын алууну камтып, му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: калтанын
булчундуу кабыгында сайчаны түзүшөт,
буккалдык трансплантатты дорсалдык
бекиткич менен анын артынын ички
бетине карай бекитишет, андан кийин
жыныс мүчөсүн калтанын алдыңкы
бетин карай жакындаштырышат жана
буккалдык трансплантаттын капталда-
рын уретра менен ирети менен үзгүл-
түксүз бүйрө тигилүүчү тигиш менен
тигишет.

* * *

- (11) 2205
(21) 20190071.1
(22) 09.10.2019
(51) **A61B 17/00** (2020.01)
(76) Курбаналиев Р. М., Акылбек С.,
Колесниченко И. В. (KG)
(54) **Способ буккальной уретропластики
при протяженных стриктурах уретры**
(57) Способ буккальной уретропластики при
протяженных стриктурах уретры, заклю-
чающийся в выполнении забора слизи-
стой оболочки щеки, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что формируют ложе в мя-
систой оболочке мошонки, буккальный
трансплантат фиксируют к тоннелю дор-
сальной накладкой, затем половой член
приближают к передней поверхности
мошонки и поочередно сшивают сторо-
ны буккального трансплантата с уретрой
абсорбирующим непрерывным вворачива-
ющимся швом.

**С БӨЛҮГҮ
РАЗДЕЛ С**

Химия; металлургия

- (11) 2206
(21) 20190039.1
(22) 07.05.2019
(51) **C10G 31/08** (2020.01)
(76) Токтосунов Д. Ж., Абдувохидов С. Х.
(KG)
(54) **Мунай өнүмдөрүн тазалоо ыкмасы**
(57) Мунай өнүмдөрүн тазалоо ыкмасы мунай
өнүмүн жумушчу реагент-суу менен бай-
ланыштырууну, алынган аралашманы бө-
лүүнү камтып, мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: мунай өнүмүн алдын ала
жылуулук алмашкычта жылытышат, жы-
лыткыч идиште газ түрүндөгү абалга
жеткиришет, андан кийин аралаштыр-
гычта жогорку басым менен сууга ара-
лаштырышат жана андан ары аралашма-
ны бөлүнгүчө тундурушат.

* * *

- (11) 2206
(21) 20190039.1
(22) 07.05.2019
(51) **C10G 31/08** (2020.01)
(76) Токтосунов Д. Ж., Абдувохидов С. Х.
(KG)
(54) **Способ очистки нефтепродуктов**
(57) Способ очистки нефтепродуктов, вклю-
чающий контактирование нефтепродукта
с рабочим реагентом - водой, разделение
полученной смеси, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что нефтепродукт предварительно
подогревают в теплообменнике, доводят
в нагревательной емкости до газообраз-
ного состояния, затем в смесителе сме-
шивают с водой под высоким давлением,
и далее смесь отстаивают перед разделе-
нием.

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ**

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде катталган пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики

**FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР
ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

(11) 287

(21) 20200005.2

(22) 30.04.2019

(51) **F24F 7/013** (2020.01)

(76) Шипилов В. Н., Шипилов Д. В.,
Шипилов А. В. (KG)

(54) **Имараттарды сырттан кирме
желдетүүчү түзүлүш**

(57) Имараттарды сырттан кирме желдетүүчү түзүлүш кирүүчү жана чыгуучу тешиктерди, чыпканы, желдеткичти, көмүр кычкыл газынын деңгээлин билдиргичти жана башкаруу блогун камтыган корпус-тардан туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: абанын температурасын көрсөткүч, терможөндөгүч жана өзөк түрүндөгү жылыткыч менен кошумча жабдылган.

* * *

(11) 287

(21) 20200005.2

(22) 30.04.2019

(51) **F24F 7/013** (2020.01)

(76) Шипилов В. Н., Шипилов Д. В.,
Шипилов А. В. (KG)

(54) **Устройство приточной вентиляции
помещений**

(57) Устройство приточной вентиляции помещений, состоящее из корпусов, содержащих входное и выходное отверстия, фильтр, вентилятор, датчик уровня содержания углекислого газа и блок управления, о т л и ч а ю щ е с я тем, что дополнительно оснащено датчиком температуры воздуха, терморегулятором и нагревателем в виде стержня.

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Кыргыз Республикасынын Товардык белгилердин жана
тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер
жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Publication de renseignements sur les marques et les signes de service,
inscrits dans le Registre national des marques et des signes de service
de la République Kirghize

FG4W КУБӨЛҮКТӨР СВИДЕТЕЛЬСТВА

(11) 16510
(15) 29.05.2020
(18) 03.10.2029
(21) 20190636.3
(22) 03.10.2019
(73) "Де-Линда" жоопкерчилиги
чектелген коому, Чүй (KG)
(54) (төмөндө)
(51) (57)
25 – кийим, бут кийим, баш кийимдер.
(59) ак, кызгылт көк.

* * *

(11) 16510
(15) 29.05.2020
(18) 03.10.2029
(21) 20190636.3
(22) 03.10.2019
(73) Общество с ограниченной
ответственностью "Де-Линда",
Чүй (KG)
(54)



(51) (57)
25 – одежда, обувь, головные уборы.
(59) белый, фиолетовый.

(11) 16511
(15) 29.05.2020
(18) 20.05.2029
(21) 20190324.3
(22) 20.05.2019
(73) САНОФИ, Париж (FR)
(54) (төмөндө)
(51) (57)
5 – фармацевтикалык буюмдар / продуктулар.

* * *

(11) 16511
(15) 29.05.2020
(18) 20.05.2029
(21) 20190324.3
(22) 20.05.2019
(73) САНОФИ, Париж (FR)
(54)

Хроносфера

(51) (57)
5 – изделия / продукты фармацевтические.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 16512
(15) 29.05.2020
(18) 31.05.2029
(21) 20190359.3
(22) 31.05.2019
(73) **САНОФИ, Париж (FR)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
5 – фармацевтикалык препараттар.

* * *

(11) 16512
(15) 29.05.2020
(18) 31.05.2029
(21) 20190359.3
(22) 31.05.2019
(73) **САНОФИ, Париж (FR)**
(54)

ФОКУСИН

(51) (57)
5 – препараты фармацевтические.


(11) 16513
(15) 29.05.2020
(18) 04.06.2029
(21) 20190365.3
(22) 04.06.2019
(73) **Юньнань Табакко Интернешнл Ко.,
Лтд, Кунминг (CN)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – тамеки, чийки же иштетилген тамеки; тамеки буюмдары; тамекини алмаштыргычтар (медициналык эмес максаттар үчүн); сигареттер; сигариллалар; сигаралар; сигареттерди ороо үчүн чөнтөктүк кол түзүлүштөр; сигарет гильзалары; сигарет чыпкалары; папирос кагазы; электрондук сигареттер; электрондук сигареттер үчүн суюктуктар; ширеңкелер жана тамеки тартуу буюмдары.

(59) кочкул кызгылт көк, кызгылт көк, кызгылт, ак.

* * *

(11) 16513
(15) 29.05.2020
(18) 04.06.2029
(21) 20190365.3
(22) 04.06.2019
(73) **Юньнань Табакко Интернешнл Ко.,
Лтд, Кунминг (CN)**
(54)



(51) (57)
34 – табак, сырой или обработанный табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигареты; сигариллы; сигары; ручные карманные устройства для скручивания сигарет; сигаретные гильзы; сигаретные фильтры; папиросная бумага; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет; спички и курительные принадлежности.
(59) темно-фиолетовый, фиолетовый, розовый, белый.

(11) 16514
(15) 29.05.2020
(18) 04.06.2029
(21) 20190366.3
(22) 04.06.2019
(73) **Юньнань Табакко Интернешнл Ко.,
Лтд, Кунминг (CN)**
(54) (төмөндө)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(51) (57)

34 – тамеки, чийки же иштетилген тамеки; тамеки буюмдары; тамекини алмаштыргычтар (медициналык эмес максаттар үчүн); сигареттер; сигариллалар; сигаралар; сигареттерди ороо үчүн чөнтөктүк кол түзүлүштөр; сигарет гильзалары; сигарет чыпкалары; папирос кагазы; электрондук сигареттер; электрондук сигареттер үчүн суюктуктар; ширеңкелер жана тамеки тартуу буюмдары.

* * *

(11) 16514

(15) 29.05.2020


(18) 04.06.2029

(21) 20190366.3

(22) 04.06.2019

(73) **Юньнань Табакко Интернешнл Ко., Лтд, Кунминг (CN)**

(54)



(51) (57)

34 – табак, сырой или обработанный табак; табачные изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигареты; сигариллы; сигары; ручные карманные устройства для скручивания сигарет; сигаретные гильзы; сигаретные фильтры; папиросная бумага; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет; спички и курительные принадлежности.

(11) 16515

(15) 29.05.2020

(18) 07.05.2029

(21) 20190307.3

(22) 07.05.2019

(73) **АЛЬВАХДАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ТРЭЙДИНГ КО ЛЛС., Дубай (АЕ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

32 – сыра; минералдык жана газдалган суулар жана башка алкогольсуз суусундуктар; суусундуктар жана жемиш ширелери; сироптор жана суусундуктарды даярдоо үчүн башка курамдар; энергетикалык суусундуктар.

* * *

(11) 16515

(15) 29.05.2020

(18) 07.05.2029

(21) 20190307.3

(22) 07.05.2019

(73) **АЛЬВАХДАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ТРЭЙДИНГ КО ЛЛС., Дубай (АЕ)**

(54)

BRO

(51) (57)

32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; энергетические напитки.

(11) 16516

(15) 29.05.2020

(18) 07.06.2029

(21) 20190375.3

(22) 07.06.2019

(73) **"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

29 – айвар [консерваланган калемпир]; тамакка салуу үчүн даярдалган жыгач сымал алоэ; кулинардык максаттар үчүн альгинаттар; тирүү эмес анчоустар; иштетилген жер жаңгак; консерваланган артишоктор; кулинардык максаттар үчүн белоктор; жумуртканын агы; консерваланган буурчактар; тамакка салуу үчүн консерваланган соя буурчактары; ынак сорполор; имбирь вареньеси; ветчина; тамак-аш майларын даярдоо үчүн май заттар; кууралган деңиз балырлары; канаттуулардын желе турган уялары; тирүү эмес голотурийлер / тирүү эмес трепангдар; консерваланган буурчак; консерваланган козу карындар; гуакамоле [авокадодон жасалган пюре]; илбээсин; желатин; эт желеси; тамак-аш желеси; жемиштерден жасалган желе; жумуртканын сарысы; кокос майы; тамак-аш сөөк майы; тамак-аш чочко майы; тамак-аш жаныбар майлары; тамак-аш майлары; жумур уузунан алынган уютку; жемиштердин негизиндеги жеңил ысылыктар; сүттү алмаштыргычтар; соядан порциялык азыктар / соя котлеттери; тофудан порциялык азыктар / тофудан котлеттер; колбаса азыктары; ундан быштан жасалган азыктар; мейиз; икра; баклажан икрасы; кабакча икрасы; балыктардын иштетилген икрасы; йогурт; кальби [корей тамагы - грилде бышкан эт]; туздалган капуста; кефир [сүт суусундугу]; кимчи [ферменттелген жашылчалардан жасалган тамак]; балыктардан алынган тамак-аш желими; клемдер [тирүү эмес]; картошка клецкалары; клипфикс [туздалган кургатылган треска]; сүт коктейлдери; кан камтылган колбаса; пияз шакекчелери; иштетилген жемиштерден композициялар; компоттор (кайнатылган жемиштерден десерт); эт консервалары; жашылча консервалары; балык консервалары; жемиш консервалары; ынак сорпо концентраттары; корн-догдор / таякчадагы камырдын ичиндеги сосискалар; корнишондор; тирүү эмес кревет-

калар; тирүү эмес араача креветкалар; жуулган майлуу крем; крокеттер; жибек токуучу көпөлөктөрдүн тамакка колдонула турган куурчакчалары; иштетилген кант жүгөрүсү; кымыз [сүт суусундугу]; тирүү эмес лангусттар; кулинардык максаттар үчүн лецитин; тирүү эмес лосось; консерваланган пияз; маргарин; мармелад, кондитердик азыктардан тышкары; тамак-аш майлары; жер жаңгак майы; какао тамак-аш майы; суюк кокос тамак-аш майы; коюу кокос майы; тамак-аш жүгөрү майы; тамак-аш кунжут майы; кулинардык максаттагы зыгыр майы; биринчи сыгылган зайтун майы; зайтун тамак-аш майы; пальма тамак-аш майы; пальма маңызынан тамак-аш майы; күн карама тамак-аш майы; рапс тамак-аш майы; жуулган ак май; соя тамак-аш майы; тирүү эмес мидиялар; жанчылган бадам; тамак-ашка колдонулуучу чучуктар; тирүү эмес моллюсктар; сүт; жер жаңгак сүтү; кулинардык максаттагы жер жаңгак сүтү; кокос сүтү; кулинардык максаттагы кокос сүтү; бадам сүтү; кулинардык максаттагы бадам сүтү; сулу сүтү; күрүч сүтү; кулинардык максаттагы күрүч сүтү; коюу сүт; белогу абдан жогору камтылган сүт; соя сүтү; кургак сүт; тамак-ашка колдонуу үчүн балык уну; жашылча мусстары; балык мусстары; жемиш эти; эт; консерваланган эт; лиофилизирленген эт; сүтү көбүрөөк болгон сүттүү суусундуктар; жер жаңгак сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; кокос сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; бадам сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; тирүү эмес желе турган курттар; колбаса кабыктары, табигый же жасалма; жылуулук менен иштетилген жашылчалар; картошка куймактары; консерваланган жашылчалар; лиофилизирленген жашылчалар; кургатылган жашылчалар; картошка куймактары; консерваланган зайтундар; тирүү эмес омарлар; жыпар жыттуу жаңгактар; кант кошулган жаңгак; кургатылган кокос жаңгактары; иштетилген

жаңгактар; томат пастасы; ныкталган мөмө пастасы; боордон жасалган паштеттер; кулинардык максаттар үчүн пектиндер; боор; пикулилер; кант сиробунда кайнатылган мөмөлөр же жемиштер; жумуртка күкүмү; сүт азыктары; тамак-аш балык азыктары; простокваша [ириген сүт]; тирүү эмес үй канаттуусу; пулькогдор [корей эттүү тамагы]; тамактануу үчүн даярдалган өсүмдүктөр чаңчалары; клюква пюре-си; томат пюре-си; алма пюре-си; тирүү эмес рактар; тирүү эмес рак сымалдар; консерваланган балык; тирүү эмес балык; туздалган балык; ряженка [сүт кычкылдуу ачытылган, быктырып бышырылган сүт]; жашылча салаттары; жемиш салаттар; сало; тирүү эмес сардиналар; чочко эти; тирүү эмес сельдь; иштетилген үрөндөр; иштетилген күн карама үрөндөрү; кам каймактар [сүт азыктары]; чалып көптүрүлгөн кам каймактар; өсүмдүктөн кам каймактар; бутерброддор үчүн майлуу аралашмалар; каймак [уютулган кам каймактар]; тамак бышыруу үчүн жашылча ширелери; кулинардык максаттар үчүн лимон ширеси; тамак бышыруу үчүн томат ширеси; солонина; сосискалар; кытырак нандардагы сосискалар; хотдогдор үчүн сосискалар; ынак сорполорду даярдоо үчүн курамдар; шорполорду даярдоо үчүн курамдар; жаңгактын негизиндеги спреддер; субпродуктулар; шорполор; жашылча шорполору; сүттүн сары суусу; сырлар; тажин [эт, балык же жашылча негизиндеги тамак]; тахини [кунжут уруктарынан жасалган паста]; соя быштагы; консерваланган трюфелдер; тирүү эмес тунец; тирүү эмес устрицалар; фалафель; кулинардык максаттар үчүн сүт ферменттери; жумур ферменттери; балыктардын филеси; курмалар; спирте консерваланган жемиштер; жылуулук менен иштетилген жемиштер; глазуранган жемиштер; тондурулган жемиштер; консерваланган жемиштер; иштетилген фундук; куурулган картофелдин жардырылган актары; хумус

[түрк буурчагынан жасалган паста]; жемиштин күкүмдөлгөн кабыгы; консерваланган сарымсак; консерваланган жасмык; картошка чипстери; төмөнкү калориялуу картошка чипстери; жемиш чипстери; алкогольсуз эгг-ног; балырлардын тамак-аш маңыздары; эттүү маңыздар; эскамолес [кумурскалардын желе турган жумурткалары]; юба [соя спаржасы]; консерваланган жемиштер; жумурткалар; үлүлдөрдүн жумурткалары; якиторий;

30 – кофеге жыпар жыт бергичтер; тамак-ашка жыпар жыт бергичтер, эфир майларынан башкалары; макарондор негизги курамдык бөлүгү болуп эсептелген лиофилизирленген тамактар; кулинардык максаттар үчүн глютен кошумчалары; ачыткылар; тамак-аш продуктулары үчүн коюуланткычтар; кофени алмаштыргычтар; өсүмдүктөрдөн алынган кофени алмаштыргычтар; ундан жасалган кондитер азыктары; жер жаңгактын негизиндеги кондитер азыктары; бадамдын негизиндеги кондитер азыктары; макарон азыктары; кетчуп [соус]; тамак-аш клейковинасы; ундун негизиндеги клёцкилер; тамак-аш крахмалы; лапша; соба кесмеси; удон кесмеси; майонез; макарондор; буурчак уну; гречка уну; тапиока уну; картошка уну; жүгөрү уну; жаңгак уну; тамак-аш уну; буудай уну; соя уну; арпа уну; чучбара [эт менен фаршталган, камырдан жасалган тоголоктор]; калемпир; жыттуу калемпир; кабыктуу калемпир [кошулмалар]; песто [соус]; эттен жасалган чыктар; жыпар жыттуу тамак-аш препараттары; татымалдар; дан азыктары; сулунун негизиндеги азыктар; рамэн [лапшанын негизиндеги жапан тамагы]; кунжуттун үрөнү [татымалдар]; кулинардык максаттар үчүн зыгырдын үрөнү [татымалдар]; татымалдар катары пайдаланылуучу иштетилген үрөндөр; анис уруктары; тамак-аш азыктарын консервалоо үчүн туз; тамакка салынуучу туз; сельдерей тузу; клюква соусу [татымал]; соя соусу; томат соусу; соустар

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

[татымалдар]; паста үчүн соустар; алма соусу [татымал]; спагеттилер; кошулмалар; майдаланган сарымсак [татымал]; чоу-чоу [приправа]; запаран [татымалдар]; тамак-аш эссенциялары, эфир эссенцияларынан жана эфир майларынан башкалары;

31 – тоют үчүн жер жаңгактан жасалган ун; тоют үчүн зыгыр үрөнүнөн жасалган ун; тоюттук ун; зыгыр уну [жемчөп]; күрүчтөн тоют уну; балык тоют уну; буудай; иштетилбеген күрүч; кара буудай; иштетилбеген тамак-аш зыгыр уругу; арпа;

35 – маркетинг; коммерциялык же жарнамалык максаттарда көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда соода жарманкелерин уюштуруу; витриналарды жасалгалоо; жарнамалык материалдарды жасалгалоо; коммерциялык ортомчулук; веб-сайттар алкылуу иштиктүү маалымат берүү; чекене сатуу максатында бардык медиа каражаттарында товарлардын бет ачары; дүң сатуу; чекене сатуу; үчүнчү жактар үчүн сатууларды илгерилетүү; радиожарнама; афишаларды жабыштыруу; үлгүлөрдү жайылтуу; жарнамалык материалдарды жайылтуу; жарнамалык материалдарды жиберүү; жарнамалык тексттерди редакциялоо; жарнама; компьютердик тарамдагы интерактивдүү жарнама; тышкы жарнама; почта менен жөнөтүлүүчү жарнама; телекөрсөтүү жарнамасы; сооданы илгерилетүүнү издөөнү оптималдаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; ишкер экспертиза;

39 – кампаларды ижаралоо; шишеге куюу / шишеге куюу кызмат көрсөтүүлөрү; товарларды жеткирүү; кампаларда товарларды сактоо маселелери боюнча маалымат; транспорт логистикасы; товарларды өлчөп ороо; товарларды таңгактоо; товарларды сактоо; кампаларда товарларды сактоо; жүктөрдү жөнөтүү.

(58) Товардык белги "Since 1994" тамга-сан белгилемесине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

(59) ак, кызыл, жашыл, кара.

* * *

(11) 16516

(15) 29.05.2020

(18) 07.06.2029

(21) 20190375.3

(22) 07.06.2019

(73) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)**

(54)



(51) (57)

29 – айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо - мясо на гриле]; капуста кваше-

ная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клема [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки

молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пульгоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фала-

- фель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори;
- 30 – ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; клецки на основе муки; крахмал пищевой; лапша; лапша соба; лапша удон; майонез; макароны; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел;
- 31 – мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; пшеница; рис необработанный; рожь; семена льняные пищевые, необработанные; ячмень;
- 35 – маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; экспертиза деловая;
- 39 – аренда складов; бутылирование / услуга розлива в бутылки; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны буквенно-цифровому обозначению "Since 1994"
(59) белый, красный, зеленый, черный.

- (11) 16517
(15) 29.05.2020
(18) 08.05.2029
(21) 20190309.3
(22) 08.05.2019
(73) **Чайна Бэйцзин Тун Рен Тан Груп Ко., Лтд, Пекин (CN)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

35 – жарнама: чекене сатуу максатында бардык медиа каражаттарда товарлардын бетачары; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; үчүнчү жактар үчүн товарларды илгерилетүү; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү; дары каражаттары, медициналык препараттар, гигиеналык препараттар, медициналык куралдар, адам үчүн фармацевтик продуктулар, ток алып жүрүүчү азыктар, тактап айтканда салттуу кытай дары каражаттары, диеталык заттар, сергитүүчү каражаттар жана ден соолукту кармоо жана өзүн жакшы сезүү үчүн чөптөр, ошондой эле жалпы ден соолук үчүн продуктулар, тактап айтканда, витаминдер, минералдык кошулмалар, тамак-аш азыктары жана косметикалык каражаттар чөйрөсүндө үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [сатып алуу жана ишкерлерди товарлар менен камсыздоо]; маркетинг; сатып алуучуларга жана товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү сатуучуларга онлайн-сатуулар үчүн орундарды берүү; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө коммерциялык лицензияларды башкаруу; фармацевтик, гигиеналык препараттарды жана медициналык буюмдарды чекене сатуу; фармацевтик, гигиеналык препараттарды жана медициналык буюмдарды дүн сатуу;

44 – медициналык жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү; мануалдык терапия [хиропрактика]; бейтапканалар; медициналык кызмат көрсөтүүлөр; физиотерапия; фармацевтика маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; телемедицина кызмат көрсөтүүлөрү; рецепттер боюнча фармацевтердин дары даярдоосу; салттуу эмес медицина кызмат көрсөтүүлөрү; ден соолук маселелери боюнча кеңештер; сулуулук салондору; бальнеологиялык борборлордун кызмат көрсөтүүлөрү.

- (58) Товардык белги "Beijing" сөз белгилемесине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 16517
(15) 29.05.2020
(18) 08.05.2029
(21) 20190309.3
(22) 08.05.2019
(73) **Чайна Бэйцзин Тун Рен Тан Груп Ко., Лтд, Пекин (CN)**
(54)



- (51) (57)
35 – реклама: презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в сфере лекарственных средств, медицинских препаратов, гигиенических препаратов, медицинских инструментов, фармацевтических продуктов для человека, питательных продуктов, а именно, традиционных китайских лекарственных средств, диетических веществ, тонизирующих средств и трав для поддержа-

ния здоровья и хорошего самочувствия, а также продуктов для общего здоровья, а именно витаминов, минеральных добавок, пищевых продуктов и косметических средств; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;

44 – услуги медицинских клиник; мануальная терапия [хиропрактика]; больницы; услуги медицинские; физиотерапия; консультации по вопросам фармацевтики; услуги телемедицины; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; услуги нетрадиционной медицины; советы по вопросам здоровья; салоны красоты; услуги бальнеологических центров.

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "Beijing".

(11) 16518

(15) 29.05.2020

(18) 14.05.2029

(21) 20190314.3

(22) 14.05.2019

(31) 018001700

(32) 18.12.2018

(33) EU

(73) **Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК,
Коннектикут (US)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

35 – жарнама; франшиза кызмат көрсөтүүлөрү, тактап айтканда, отелдерди, ресторандарды, түнкү клубдарды, барларды, спа-борборлорду, эс алуу үчүн жайларды жана фитнеси, чекене сатуу дүкөндөрүн, кондоминимумдарды, көп

кабаттуу турак үйлөрдү, конференц-борборлорду жана башкалар үчүн таймшер курортторду түзүүдө жана иштетүүдө бизнести башкарууга жардам сунуштоо; коммерциялык ишканалары башкаруу, тактап айтканда отелдерди, ресторандарды, түнкү клубдарды, барларды, спа-борборлорду, эс алуу үчүн жайларды жана фитнеси, чекене сатуу дүкөндөрүн, кондоминимумдарды, көп кабаттуу турак үйлөрдү, конференц-борборлорду жана башкалар үчүн таймшер курортторду, эс алуу үчүн курорттук клубдарды, өргүү учуруна клубдарды, кызыгуулар боюнча клубдарды, жеке резиденция клубдарын, клубдарды пайдалануу укугун жана башкалар үчүн узак мөөнөттүү ижаралоо долбоорлорун башкаруу жана иштетүү; чекене соода дүкөндөрү, каталогдор боюнча чекене соода жана чекене соода дүкөндөрүнүн онлайн кызмат көрсөтүүлөрү, тактап айтканда, косметикалык товарлар, туалет буюмдары, тиричилик максаттары үчүн машиналар (техника), кол куралдары, оптикалык товарлар, фотоаппараттар, CD-дисктер, DVD-дисктер, тиричилик техникасын, зер буюмдарын, сааттарды, кол сааттарды, жазууга керектүү товарларды, жарыялоолорду, кол чатырларды, күндөн калкалоочу чатырларды, жүктөрдү, сумкаларды камтуу менен тиричиликте пайдалануу үчүн электрдик жана электрондук жабдуулар чөйрөсүндө белек, азем белек жана мини-маркеттер тарабынан берилүүчү кызмат көрсөтүүлөр; чекене соода дүкөндөрү, каталогдор боюнча чекене соода жана чекене соода дүкөндөрүнүн онлайн кызмат көрсөтүүлөрү, тактап айтканда эмерек жасалгасы, ванна бөлмөсү үчүн аксессуарлар, тиричилик идиштери жана үй эмеректери, ашкана эмеректери жана жабдуулары, бакчылык үчүн эмеректер жана жабдуулар чөйрөсүндө белек, азем белек жана мини-маркеттер тарабынан берилүүчү кызмат көрсөтүүлөр; чекене соода дүкөндөрү, каталогдор боюнча чекене

соода жана чекене соода дүкөндөрүнүн онлайн кызмат көрсөтүүлөрү, тактап айтканда, кездемелер, кроваттар, матрацтар, төшөк-орундар, шейшептер, сүлгүлөр, текстилдер, кийимдер, бут кийимдер, баш кийимдер, галантерея буюмдары, оюнчуктар жана оюндар, спорт сабактары үчүн жабдуулар; продуктулар, суусундуктар, шараптар, гүлдөр жана булгары товарлар, тактап айтканда китептер үчүн чөп каттар, сумкалар, айымдар сумкалары, намыяндар, капчыктар, жүктөр, жүк биркалары, ачыкчтар үчүн кутулар, ачыкчтар үчүн кармагычтар чөйрөсүндө белек, азем белек жана мини-маркеттер тарабынан берилүүчү кызмат көрсөтүүлөр; чекене онлайн-сервистер; каталогдор боюнча чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; кеңсе жабдууларын жана аппараттарын пайдалануу үчүн түзүлүштөрдү берүү; бизнести башкаруу боюнча кеңеш берүүлөр; бизнести башкаруу;

36 – кыймылсыз мүлк, тактап айтканда, башкаруу, каржылоо, далдалчылык, батирлердин ижарасы, сатуу жана маркетинг, кондоминимумдар, турак объектилери чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр; менеджмент, кеңселердин жана соода аянттарынын ижарасы жана лизинги; кыймылсыз мүлк, тактап айтканда, башкаруу, каржылоо, далдалчылык, таймшер мүлктүн ижарасы, сатуу жана маркетинг; эс алуу үчүн таймшер кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр; таймшер алмашууну уюштуруу; майрамдык таймшер уюштуруу;

43 – убактылуу жайгаштыруу кызмат көрсөтүүлөрү; мейманканалык кызмат көрсөтүүлөр; ресторан, тамактануу, барлардын, коктейль-барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; курорттук турак-жай кызмат көрсөтүүлөрү; жолугушууларды, конференцияларды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү үчүн жалпы арналыштагы жайларды берүү; өзгөчө учурлар үчүн банкеттик, социалдык жайларды берүү; башкалар үчүн мейманканалар-

ды ээлеждөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

* * *

- (11) 16518
- (15) 29.05.2020
- (18) 14.05.2029
- (21) 20190314.3
- (22) 14.05.2019
- (31) 018001700
- (32) 18.12.2018
- (33) EU
- (73) **Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, Коннектикут (US)**
- (54)



(51) (57)

35 – реклама; услуги франшизы, а именно предложение помощи в управлении бизнесом в создании и функционировании отелей, ресторанов, ночных клубов, баров, спа-центров, мест для отдыха и фитнеса, магазинов розничной торговли, кондоминиумов, многоэтажных жилых домов, конференц-центров, и таймшер курорты для других; управление коммерческим предприятием, а именно управление и функционирование отелей, ресторанов, ночных клубов, баров, спа-центров, мест для отдыха и фитнеса, магазинов розничной торговли, кондоминиумов, многоэтажных жилых домов, конференц-центров, таймшер курортов, курортных клубов для отдыха, клубов на время отпуска, клубы по интересам, клубов частной резиденции, право пользования клубами, и проектами долгосрочной аренды для других; магазины розничной торговли, розничная торговля по каталогам и услуги онлайн-магазинов роз-

ничной торговли, а именно, услуги, предоставляемые подарочными, сувенирными и мини-маркетами, в сфере косметических товаров, туалетных принадлежностей, машин (техника) для бытовых целей, ручных инструментов, оптических товаров, фотоаппаратов, CD-дисков, DVD-дисков, электрических и электронных оборудований для бытового использования, включая бытовую технику, ювелирные украшения, часы, наручные часы, товары писчебумажные, публикации, зонты, зонты солнечные, багаж, сумки; магазины розничной торговли, розничная торговля по каталогам и услуги онлайн-магазинов розничной торговли, а именно, услуги, предоставляемые подарочными, сувенирными и мини-маркетами, в сфере мебельной обстановки, аксессуаров для ванной комнаты, бытовых емкостей и утвари, кухонной утвари и оборудования, утвари и оборудования для садоводства; магазины розничной торговли, розничная торговля по каталогам и услуги онлайн-магазинов розничной торговли, а именно, услуги, предоставляемые подарочными, сувенирными и мини-маркетами, в сфере тканей, кровати, матраца, постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, текстиля, одежды, обуви, головных уборов, галантерейных изделий, игрушек и игр, оборудований для занятий спортом; продуктов, напитков, вина, цветов и кожаных товаров, а именно, закладки для книг, сумки, сумки женские, бумажники, кошельки, багаж, бирки багажные, футляры для ключей, держатели для ключей; розничные онлайн-сервисы; услуги розничной торговли по каталогам; предоставление устройств для использования офисного оборудования и аппаратов; консультации по управлению бизнесом; управление бизнесом;

36 – услуги в сфере недвижимости, а именно, управление, финансирование, маклерство, аренда, продажа и марке-

тинг квартир, кондоминиумов, жилых объектов; менеджмент, аренда и лизинг офисов и торговой площади; услуги в сфере недвижимости, а именно, управление, финансирование, маклерство, аренда, продажа и маркетинг таймшер имущества; услуги в сфере таймшер недвижимости для отдыха; организация таймшер обмена; организация праздничного тайм-шер;

43 – услуги временного размещения; гостиничные услуги; ресторан, питание, услуги баров и коктейль-баров; услуги курортного жилья; предоставление помещений общего назначения для проведения встреч, конференций и выставок; предоставление банкетных и социальных помещений для особых случаев; услуги по бронированию гостиниц для других.

(11) 16519

(15) 29.05.2020

(18) 13.05.2029

(21) 20190312.3

(22) 13.05.2019

(73) **Васу Хелскэа Пвт. Лтд,**

Гуджарат (IN)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

3 – сакал алгандан кийин колдонуучу лосьондор; косметикалык максаттар үчүн жабышкак заттар; абага жыпар жыт бергичтер; бадам майы; бадам самыны; косметикалык максаттар үчүн бадам сүтү; косметикалык максаттар үчүн алоэ верадан жасалган препараттар; амбра [парфюмерия]; тердөөгө каршы самын; жыпар жыт бергичтер [эфир майлары]; бальзамдар, медициналык максаттар үчүн пайдаланылгандан башкалары; басма [косметикалык боёк]; ванналар үчүн туздар, медициналык максаттар үчүн пайдаланылгандан башкалары; сакалдар жана муруттар үчүн боёктор; косметикалык маскалар; бергамот майы; ооз көңдөйүн сергитүү үчүн аэрозоль; дем алууну сергитүү

үчүн тилкечелер; жеке гигиена үчүн дем алууну сергитүү үчүн препараттар; кесилген туалет самындары; тазалоо үчүн препараттар; медициналык эмес интим гигиенасы үчүн жуучу каражаттар; косметикалык максаттар үчүн коллагендик препараттар; кир жууганда боёкторун өңүнө чыгаруу үчүн химиялык тиричилик препараттары; түзсүздөндүрүү үчүн препараттар; ванналар үчүн косметикалык препараттар; кирпиктер үчүн косметикалык каражаттар; косметикалык топтомдор; косметикалык карандаштар; косметикалык кремдер; териге кам көрүү үчүн косметикалык каражаттар; косметикалык боёктор; арыктоо үчүн косметикалык каражаттар; косметикалык каражаттар; балдар үчүн косметикалык каражаттар; тери үчүн момдор; тери үчүн кремдер; тишти агартуу үчүн гель; жугушсуздандыруучу самындар; адам жана жаныбарлар үчүн дезодоранттар; кургак шампундар; кедрден алынган эфир майлары; лимондон алынган эфир майлары; эфир майлары; цитрондон алынган эфир майлары; эфир эссенциялары; гүл экстракттары [парфюмерия]; медициналык максаттар үчүн эмес көздөрдү жууй турган препараттар; каштар үчүн косметикалык каражаттар; каштар үчүн карандаштар; гаультерия майы; көздөр үчүн косметикалык гель коймолор / көздөр үчүн косметикалык гель патчтар; чач үчүн лосьондор; чач боёо үчүн каражаттар; чач тармалдоо үчүн препараттар; чач үчүн лактар; чач үчүн кондиционерлер; чачты түздөө үчүн препараттар; хна [косметикалык боёк]; косметикалык максаттар үчүн өсүмдүк экстракттары; жасмин майы; лаванда суусу; лаванда майы; эриндер үчүн жалтырактар; эрин помадасы; косметикалык максаттар үчүн лосьондор; гримдөө үчүн каражаттар; макияжды кетирүү үчүн каражаттар; грим; кирпиктерди жана каштарды боёо үчүн косметикалык каражаттар; укалоо үчүн гелдер, медициналык максаттар үчүн пайдаланылгандардан

дан башкалары; жалбыз эссенциясы [эфир майы]; муруттар үчүн момдор; ооз чайкоо үчүн препараттар, медициналык максаттар үчүн пайдаланылгандардан башкалары; тырмактар үчүн лактар; тырмактарга кам көрүү үчүн препараттар; тырмактар үчүн лактарды эриткичтер; косметикалык майлар; парфюмерия үчүн майлар; духилер; парфюмердик буюмдар; косметикалык вазелин; фитокосметикалык каражаттар; роза майы; жыпар жыттуу суу; шампундар; бөлмө жаныбарлары үчүн шампундар [медикаментоздук эмес гигиеналык каражаттар]; жаныбарлар үчүн шампундар [медикаментоздук эмес гигиеналык каражаттар]; сакал алуу үчүн самындар; сакал алуу үчүн препараттар; агартуучу косметикалык кремдер; самындар; күнгө кактануу үчүн косметикалык каражаттар; күндөн калкалоочу препараттар; тиштер үчүн агартуучу тилкелер; терпендер [эфир майлары]; интим гигиенасы үчүн же дезодорант катары вагиналдык аралашмалар.

* * *

- (11) 16519
- (15) 29.05.2020
- (18) 13.05.2029
- (21) 20190312.3
- (22) 13.05.2019
- (73) **Васу Хелскэа Пвт. Лтд,**
Гуджарат (IN)
- (54)

VASU

- (51) (57)
3 – лосьоны после бритья; вещества клейкие для косметических целей; ароматизаторы воздуха; масло миндальное; мыло миндальное; молоко миндальное для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; амбра [парфюмерия]; мыла против потения; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используе-

мых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; препараты для ванн, не для медицинских целей; красители для бороды и усов; маски косметические; масло бергамотовое; аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; мыла кусковые туалетные; препараты для чистки; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты для обесцвечивания; препараты для ванн косметические; средства для ресниц косметические; наборы косметические; карандаши косметические; кремы косметические; средства для ухода за кожей косметические; красители косметические; препараты для похудения косметические; средства косметические; средства косметические для детей; воски для кожи, кремы для кожи; гель для отбеливания зубов; мыла дезодорирующие; дезодоранты для человека или животных; шампуни сухие; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные; масла эфирные из цитрона; эссенции эфирные; экстракты цветочные [парфюмерия]; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; средства для бровей косметические; карандаши для бровей; масло гаультериевое; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; лосьоны для волос; средства для окрашивания волос; препараты для завивки волос; лаки для волос; кондиционеры для волос; препараты для выпрямления волос; хна [краситель косметический]; экстракты растительные для косметических целей; масло жасминное; вода лавандовая; масло лавандовое; блески для губ; помада губная; лосьоны для

косметических целей; средства для гримирования; препараты для удаления макияжа; грим; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; эссенция мятная [эфирное масло]; воск для усов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; лаки для ногтей; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей; масла косметические; масла для парфюмерии; духи; изделия парфюмерные; вазелин косметический; средства фитокосметические; масло розовое; вода ароматическая; шампуни; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; мыла для бритья; препараты для бритья; кремы косметические отбеливающие; мыла; средства для загара косметические; препараты солнцезащитные; полоски отбеливающие для зубов; терпены [эфирные масла]; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта.

(11) 16520

(15) 29.05.2020

(18) 26.04.2029

(21) 20190287.3

(22) 26.04.2019

(73) **Волнянская Дарья Владимировна,
Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

42 – өнөр жай дизайны; көркөм дизайн; интерьер - дизайн; веб-сайттардын дизайны жаатында кеңеш берүүлөр; архитектура маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; интерьерди жасалгалоо; архитектуралык кызмат көрсөтүүлөр; таңгактоо жаатында дизайнерлердин кызмат көрсөтүүлөрү; жарнама материалдарынын графикалык дизайны.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 16520
(15) 29.05.2020
(18) 26.04.2029
(21) 20190287.3
(22) 26.04.2019
(73) **Волнянская Дарья Владимировна,**
Бишкек (KG)
(54)



- (51) (57)
42 – дизайн промышленный; дизайн художественный; интерьер - дизайн; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; дизайн графический рекламных материалов.

-
- (11) 16521
(15) 29.05.2020
(18) 03.10.2029
(21) 20190635.3
(22) 03.10.2019
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – иштетилген же иштетилбеген тамеки, махорка; тартылуучу тамеки, канжа тамеки, өзү жасоо үчүн тамеки; чайналуучу тамеки; "снус" чайналуучу тамеки; сигареттер, папиростор, электрондук сигареттер, сигаралар, сигариллалар; жытталуучу тамеки; 34-

класска киргизилген тамеки тартуу буюмдары; сигарет, папирос кагазы, сигарет гильзалары жана ширенкелер.

* * *

- (11) 16521
(15) 29.05.2020
(18) 03.10.2029
(21) 20190635.3
(22) 03.10.2019
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54)

CASTER

- (51) (57)
34 – табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.

-
- (11) 16522
(15) 29.05.2020
(18) 02.04.2029
(21) 20190206.3
(22) 02.04.2019
(73) **Элфрид Х. Найт Холдингс Лимитед,**
Прескотт (GB)
(54) (төмөндө)
(51) (57)

42 – кеңири керектелүүчү буюмдарды инженердик-техникалык экспертизалуу; кеңири керектелүүчү буюмдарды инспектирлөө жана талдоо; ченөө / байкаштыруу же таразалоо жолу менен тундуруу экспертизасы боюнча санын аныктоо, ошондой эле классикалык же куралдык ыкмалар менен түстүү

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

материалдардын, отун кенинин жана керектелүүчү продуктулардын сапатын аныктоо; химиялык анализ; инспектирлөө; үчүнчү жактар тарабынан сакталуучу жана ташылуучу кеңири керектелүүчү буюмдардын жана продуктулардын пробасын алуу ыкмасы менен контролдоо изилдөө; мунай кени чыккан жерди анализдөө жана башка изилдөөлөр; физикалык талдоо; инженердик-техникалык экспертиза; проба алуу ыкмасы менен изилдөө, тестирилөө жана тастыктамалоо.

- (58) Товардык белги “ENERGY SERVICES” сөз белгилемелерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 16522
(15) 29.05.2020
(18) 02.04.2029
(21) 20190206.3
(22) 02.04.2019
(73) **Элфрид Х. Найт Холдингс Лимитед, Прескот (GB)**
(54)

KNIGHT ENERGY SERVICES

- (51) (57)
42 – экспертиза инженерно-техническая изделий широкого потребления; инспекция и анализ изделий широкого потребления; определение количества по осадочной экспертизе путем замеров / зондирования или взвешивания, а также определение качества цветных материалов, ископаемого топлива, железосодержащих материалов и сельскохозяйственных и потребительских продуктов классическими или инструментальными методами; анализ химический; инспектирование, контроль исследование методом взятия пробы изделий широкого потребления и продуктов, хранимых и транспортируемых

третьими лицами; анализ нефтяного месторождения и другие исследования; анализ физический; экспертиза инженерно-техническая; исследование методом взятия пробы, тестирование и сертификация.

- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначением “ENERGY SERVICES”.

- (11) 16523
(15) 29.05.2020
(18) 03.04.2029
(21) 20190208.3
(22) 03.04.2019
(73) **"Банк Азии" жабык акционердик коому, Бишкек (KG)**

- (54) (төмөндө)
(51) (57)
36 – банк кызмат көрсөтүүлөрү.
(58) Товардык белги “Банк”, “Азии” сөз белгилемелерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) кызыл, ак, көк.

* * *

- (11) 16523
(15) 29.05.2020
(18) 03.04.2029
(21) 20190208.3
(22) 03.04.2019
(73) **Закрытое акционерное общество "Банк Азии", Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
36 – услуги банковские.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям “Банк”, “Азии”.
- (59) красный, белый, синий.
-

- (11) 16524
(15) 29.05.2020
(18) 03.04.2029
(21) 20190209.3
(22) 03.04.2019
(73) **"Банк Азии" жабык акционердик коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
36 – банк кызмат көрсөтүүлөрү.
- (58) Товардык белги “Азия”, “Банкы” сөз белгилемелерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
- (59) кызыл, ак, көк.

* * *

- (11) 16524
(15) 29.05.2020
(18) 03.04.2029
(21) 20190209.3
(22) 03.04.2019
(73) **Закрытое акционерное общество "Банк Азии", Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
36 – услуги банковские.
- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям “Азия”, “Банкы”.
- (59) красный, белый, синий.
-

- (11) 16525
(15) 29.05.2020
(18) 14.10.2029
(21) 20190666.3
(22) 14.10.2019
(73) **Абдыкапар кызы Гулзат, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
25 – кийим, бут кийим, баш кийимдер.
- (58) Товардык белги «FASHION», «DESIGN» сөз белгилемелерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
- (59) кызгылт, бозомук кызгылт.

* * *

- (11) 16525
(15) 29.05.2020
(18) 14.10.2029
(21) 20190666.3
(22) 14.10.2019
(73) **Абдыкапар кызы Гулзат, Бишкек (KG)**
(54)



sakura
FASHION DESIGN

- (51) (57)
25 – одежда, обувь, головные уборы.
- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям «FASHION», «DESIGN».
- (59) розовый, пастельно-розовый.
-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 16526

(15) 29.05.2020

(18) 28.01.2029

(21) 20190077.3

(22) 28.01.2019

(73) **Оролбаева Айнура Кабылбековна,
Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

35 – франшизаны түзүүгө жана иштетүүгө тиешелүү чарбалык-кеңеш берүү кызмат көрсөтүүлөрү; фотокөчүрмөлөө кызмат көрсөтүүлөрү; жарнаманы электрондук чагылдыруу кызмат көрсөтүүлөрү; жарнамалык максаттарда басма продукцияларын электрондук басуу; импорттук кызмат көрсөтүүлөр агенттиги; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; чабарман компаниялар тарабынан берилүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн алкагында тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; компьютердин жардамы менен жасалган тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; бажылык тариздөөгө байланышкан административдик кызмат көрсөтүүлөр; үчүнчү жактар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатууну өбөлгөлөө максатында кызыктыруучу сыйлыктар программасын башкаруу; жарнама жайгаштыруу үчүн аянттардын ижарасы; жарнаманы жана жарнамалык материалды жайгаштыруу үчүн аянттардын ижарасы; Интернетте жарнамалык аянттардын ижарасы; веб-сайттарда жарнамалык аянттардын ижарасы; жарнамалык аянттардын онлайн-ижарасы; жарнамалык такталардын ижарасы; франчайзингге тиешелүү бизнес-кеңеш берүүлөр жана сунуштар; бизнес-пландаштыруу; үчүнчү жактар үчүн сатууларды демонстрациялоо кызмат көрсөтүүлөрү; жарнамалык максаттарда товарларды демонстрациялоо;

товарларды демонстрациялоо; үчүнчү жактар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жана сатууга контракттарды түзүү; үчүнчү жактар үчүн товарларды жарнамалоого жана алга жылдырууга контракттарды түзүү; Интернет-жарнама; жарнамага жана коммерциялык ишке байланыштуу маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр; киножарнама; коммерциялык маркетинг; онлайн-кызмат көрсөтүүлөрдүн компьютерлештирилген тапшырыгы; персоналды жалдоо боюнча кеңеш берүүлөр; маркетинг жана жарнамалык кызмат көрсөтүүлөр; соода (коммерция) чөйрөсүндөгү менеджмент; аукциондук сатууларды уюштуруу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда көргөзмөлөрдү уюштуруу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда көргөзмөлөрдү жана соода жарманкелерин уюштуруу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда жарманкелерди, көргөзмөлөрдү жана бетачарларды пландаштыруу; Интернет аркылуу автомобилдерди сатууга байланышкан маалыматтарды берүү; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарда товарлардын бетачары; үчүнчү жактар үчүн сатууларды алга жылдыруу; жарнамалык фильмдерди чыгаруу; туризм жана саякаттар жаатындагы жарнама; Интернет аркылуу жарнама; машинага басуу кызмат көрсөтүүлөрү; зер буюмдары дүкөндөрү тарабынан көрсөтүлүүчү чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; аң-терилерге байланыштуу чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; кийим-кечекке байланыштуу чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; спорт товарларына байланыштуу чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү.

(59) фуксия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 16526
(15) 29.05.2020
(18) 28.01.2029
(21) 20190077.3
(22) 28.01.2019
(73) **Оролбаева Айнура Кабылбековна,**
Бишкек (KG)
(54)



- (51) (57)
35 – услуги хозяйственно-консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; услуги фотокопирования; услуги электронного отображения рекламы; электронное издание печатной продукции в рекламных целях; агентства импортных услуг; агентства по импорту-экспорту; административная обработка заказов в рамках услуг, предоставляемых посылочными компаниями; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера; административные услуги, связанные с таможенным оформлением; администрирование программ поощрительных премий, с целью стимулирования продаж товаров и услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; аренда площадей для размещения рекламы и рекламного материала; аренда рекламных площадей в Интернете; аренда рекламных площадей на веб-сайтах; аренда рекламных площадей онлайн; аренда рекламных щитов; бизнес-консультации и рекомендации, касающиеся франчайзинга; бизнес-планирование; демонстрационные услуги продажи для третьих лиц; демонстрация товаров в рекламных целях; демонстрация товаров;

заклучение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц; заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; Интернет-реклама; информационные услуги, связанные с рекламной и коммерческой деятельностью; кинореклама; коммерческий маркетинг; компьютеризованный заказ онлайн-услуг; консультации по найму персонала; маркетинг и рекламные услуги; менеджмент в сфере торговли (коммерции); организация аукционных продаж; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; планирование и проведение ярмарок, выставок и презентаций для коммерческих или рекламных целей; предоставление информации, связанной с продажей автомобилей, через Интернет; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; реклама в области туризма и путешествий; реклама через Интернет; услуги машинописные; услуги розничной торговли, предоставляемые ювелирными магазинами; услуги розничной торговли, связанные с мехами; услуги розничной торговли, связанные с одеждой; услуги розничной торговли, связанные с одеждой; услуги розничной торговли, связанные со спортивными товарами.

(59) фуксия.

-
- (11) 16527
(15) 29.05.2020
(18) 30.04.2029
(21) 20190289.3
(22) 30.04.2019
(73) **"Алфарма" жоопкерчилиги**
чектелген коому, Бишкек (KG)
(54) (төмөндө)

(51) (57)

3 – абага жыпар жыт берчүлөр; бальзамдар, медициналык максаттарда пайдаланылуучулардан башкалары; басма [косметикалык боёк]; эриндер үчүн жалтырактар; тырмактар үчүн жалтырактар / тырмактар үчүн глиттер; косметикалык вазелин; косметикалык максаттар үчүн кебез; жыпар жыттуу суу; жавель суусу; лаванда суусу; туалет суусу; жүндү кетирүү үчүн мом; муруттар үчүн мом; тери үчүн момдор; укалоо үчүн гелдер, медициналык максаттарда колдонулгандан башкалары; тиштерди агартуу үчүн гелдер; грим; адам жана жаныбарлар үчүн дезодоранттар; депилаторийлер; жыпар жыттуу таякчалары менен диффузорлор; атырлар; косметикалык максаттар үчүн майлар; косметикалык максаттар үчүн декоративдик которулма сүрөттөр; парфюмердик буюмдар; сакал алуу үчүн квасцы ташы [куруштуруучу каражат]; каштар үчүн карандаштар; косметикалык карандаштар; жасалма кирпичтерди чаптоо үчүн желимдер; кошмо чачтарды карматуу үчүн желимдер; чачтар үчүн кондиционерлер; туалетте суу үчүн боёктор; сакалдар жана муруттар үчүн боёктор; косметикалык боёктор; косметикалык кремдер; агартуучу косметикалык кремдер; чачтар үчүн лактар; тырмактар үчүн лактар; чачтар үчүн лосьондор; косметикалык максаттар үчүн лосьондор; сакал алгандан кийин колдонулуучу лосьондор; косметикалык маскалар; парфюмерия үчүн майлар; тазалоочу каражаттар катары пайдаланылуучу майлар; атыр жыттуу майлар; эфир майлары; кедрден алынган эфир майлары; лимондон алынган эфир майлары; цитрондон алынган эфир майлары; бергамот майы; гаультерия майы; жасмин майы; лаванда майы; бадам майы; роза майы; майсыздандыруу үчүн терпентин майы;

косметикалык максаттар үчүн бадам сүтү; бет тазалоо үчүн сүт; мускус [парфюмерия]; самындар; жугушсуздандыруучу самындар; сакал алуу үчүн самындар; кездеменин түстөрүн өңүнө чыгаруу үчүн самындар; кесинди атыр самындар; тердөөгө каршы самындар; буттардын тердөөсүнө каршы самындар; бадам самыны; парфюмерия үчүн жалбыз; косметикалык топтомдор; көздөр үчүн косметикалык гель койгучтар / көздөр үчүн косметикалык гель патчтар; тырмактар үчүн чаптамалар; жасалма тырмактар; одеколон; гүлдөн алынган атырлар үчүн негиздер; устара курчуткан курлар үчүн пасталар; тиш пасталары; косметикалык максаттар үчүн суутектин пероксиди; тиштер үчүн агартуучу тилкечелер; эрин помадасы; косметикалык максаттар үчүн помадалар; сакал алуу үчүн препараттар; ванналар үчүн косметикалык препараттар; ванналар үчүн препараттар, медициналык максаттар үчүн эмес; чач түздөө үчүн препараттар; чач тармалдатуу үчүн препараттар; кир чылоо үчүн препараттар; аспаптарды курчутуу үчүн препараттар; түзсүздөндүрүү үчүн препараттар; терини агартуу үчүн препараттар; оозду чайкоо үчүн препараттар, медициналык максаттарда пайдаланылгандардан башкалары; арыктоо үчүн косметикалык препараттар; жуулган кирлерди жаркыратуу үчүн препараттар; макияжды кетирүү үчүн препараттар; лактарды кетирүү үчүн препараттар; боёкторду кетирүү үчүн препараттар; тырмактарга кам көрүү үчүн препараттар; тазалоо үчүн препараттар; тиш протездерин тазалоо үчүн препараттар; жеке гигиена үчүн дем алууну сергитүүчү препараттар; косметикалык максаттар үчүн коллаген препараттар; косметикалык максаттар үчүн алоэ вера менен препараттар; күндөн коргоочу препараттар; макияж үчүн пудра; тырмактар үчүн лактарды

эриткичтер; интим гигиенасы үчүн же дезодорант катары вагиналдык эритмелер; жасалма кирпичтер; тазалоочу каражаттар сиңирилген балдар салфеткалары; косметикалык лосьондор сиңирилген салфеткалар; макияжды кетирүү үчүн препараттар сиңирилген салфеткалар; косметикалык максаттар үчүн укалоо шамдары; ванналар үчүн туздар, медициналык максаттарда пайдаланылгандардан башкалары; агартуу үчүн туздар; жыпар жыт берүүчү заттар менен чегүү үчүн курамдар; [парфюмердик буюмдар]; косметикалык максаттар үчүн куруштуруучу каражаттар; каштар үчүн косметикалык каражаттар; гримдөө үчүн каражаттар; күнгө кактануу үчүн косметикалык каражаттар; чач боёо үчүн каражаттар; перманенттик тармалдатуу үчүн нейтралдаштыруу каражаттары; кирпичтер үчүн косметикалык каражаттар; териге кам көрүү үчүн косметикалык каражаттар; косметикалык каражаттар; балдар үчүн косметикалык каражаттар; кирпичтерди жана каштарды боёо үчүн косметикалык каражаттар; интим гигиенасы үчүн медициналык эмес жуучу каражаттар; жеке гигиена үчүн жугушсуздандыруучу жуучу каражаттар; жуучу каражаттар, өнөр жай же медициналык максаттарда пайдаланылгандардан башкалары; майсыздандыруучу каражаттар, өнөр жай максаттарында пайдаланылгандардан башкалары; косметикалык максаттар үчүн түзсүздөндүрүүчү каражаттар [деколораторлор]; туалет каражаттары; тердөөгө каршы туалет каражаттары [туалет буюмдары]; фитокосметикалык каражаттар; туалет талькы; косметикалык максаттар үчүн кебез тампондор; хна [косметикалык боёк]; шампундар; кургак шампундар.

(58) Товардык белги «Eco», «nature» сөз белгилемелерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

(59) кызгылт.

* * *

(11) 16527

(15) 29.05.2020

(18) 30.04.2029

(21) 20190289.3

(22) 30.04.2019

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "Алфарма", Бишкек (KG)**

(54)



(51) (57)

3 – ароматизаторы воздуха; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей / глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или для животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; духи; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; изделия парфюмерные; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для воды в туалете; красители для бороды и усов;

красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла, используемые как очищающие средства; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминовое; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пероксид водорода для косметических целей; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления ла-

ков; препараты для удаления красок; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены не медицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фи-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

токосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие.

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям «Есо», «nature».

(59) розовый.

(11) 16528

(15) 29.05.2020

(18) 02.05.2029

(21) 20190292.3

(22) 02.05.2019

(73) **Королев Александр Владимирович,
Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

9 – көз айнектер үчүн алкактар, көз айнектер, күндөн коргоочу көз айнектер, спорттук көз айнектер, оптикалык линзалар; түзөтүп көрсөтүүчү линзалар [оптика], байланыш линзалары.

* * *

(11) 16528

(15) 29.05.2020

(18) 02.05.2029

(21) 20190292.3

(22) 02.05.2019

(73) **Королев Александр Владимирович,
Бишкек (KG)**

(54)



The Dark sEYEd

(51) (57)

9 – оправа для очков, очки, очки солнцезащитные, очки спортивные, линзы оптические, линзы корректирующие [оптика], линзы контактные.

(11) 16529

(15) 29.05.2020

(18) 30.05.2029

(21) 20190350.3

(22) 30.05.2019

(31) 82833/2018

(32) 10.12.2018

(33) СН

(73) **Эбботт Лабораториз, Иллинойс (US)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

5 – темир жетишсиздигинин, фолий кычкылынын жетишсиздигинин жана тамак-аш анемиясынын алдын алуу жана дарылоо үчүн фармацевтикалык препараттар; биологиялык активдүү тамак-аш кошулмалары.

* * *

(11) 16529

(15) 29.05.2020

(18) 30.05.2029

(21) 20190350.3

(22) 30.05.2019

(31) 82833/2018

(32) 10.12.2018

(33) СН

(73) **Эбботт Лабораториз, Иллинойс (US)**

(54)

IBERET

(51) (57)

5 – фармацевтические препараты для профилактики и лечения дефицита железа, дефицита фолиевой кислоты и пищевой анемии; биологически активные пищевые добавки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- (11) 16530
(15) 29.05.2020
(18) 14.06.2029
(21) 20190388.3
(22) 14.06.2019
(73) **Ким Анастасия Ивановна,**
Бишкек (KG)
(54) (төмөндө)
(51) (57)
35 – үчүнчү жактар үчүн сатууларды алга жылдыруу; дүң жана чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; чекене сатуу максатында бардык медиа каражаттарда товарлардын бетачарлары.
(58) Товардык белги "SHOES & BAGS" сөз белгилемесине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) кызгыл сары, кара, ак.

* * *

- (11) 16530
(15) 29.05.2020
(18) 14.06.2029
(21) 20190388.3
(22) 14.06.2019
(73) **Ким Анастасия Ивановна,**
Бишкек (KG)
(54)



- (51) (57)
35 – продвижение продаж для третьих лиц; услуги оптовой и розничной торговли; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "SHOES & BAGS".
(59) оранжевый, черный, белый.

- (11) 16531
(15) 29.05.2020
(18) 29.05.2029
(21) 20190348.3
(22) 29.05.2019
(73) **Луо Венсяннг, Дзен Тун (CN)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
9 – электр адаптерлери; электр аккумуляторлору; телефон аппараттары; факсимиле аппараттары; гальваникалык элементтердин батареялары; күн батареялары; электр энергиясын өндүрүү үчүн күн батареялары; электр батареялары; безмендер [таразалар]; электролиттик ванналар; таразалар; балдар таразалары; жуунуу бөлмөсү үчүн таразалар; штепселдик электрдик сайгычтар; электр чынжырларын туташтыргычтар; жабык өчүргүчтөр [электрдик]; токту түзөткүчтөр; газ анализдегичтер; газ өлчөгүчтөр; [өлчөөчү куралдар]; гальванометрлер; электр кулпулары; өлчөгүчтөр; электр кабелдери; калькуляторлор; компьютерлер; электр конденсаторлору; электр байланыштары; бөлүштүрүү коробкалары [электр кубаты]; манометрлер; коопсуздук маркерлери [шифрлештирүү каражаттары]; микропроцессорлор; микрофондор; модемдер; мониторлор [компьютер жабдуулары]; мониторлор [компьютерлер үчүн программалар]; моноподдор [кол штативдери]; аяккы муфталар [электр кубаты]; өрт өчүргүчтөр; электрлештирилген тосмолор; электрондук чөнтөк котормочулар; электр тогунун багытын өзгөрткүчтөр; смартфондор үчүн коргоочу пленка; электрдик өзү токту токтотуп койгуч; электр кайра түзгүчтөр; өлчөө алеттери; буу казандары үчүн контролдоочу-өлчөөчү алеттер; электр зымдары; обочолонтулган жез зымдар; металл эритмелеринен жасалган эригич зым; бөлүштүргүч пульттар [электр кубаты]; башкаруу пульттары [электр кубаты]; радарлар; радиоалеттер; жарыкты электрдик жөнгө сал-

гычтар; электрдик штепсель розетка-лары; рупорлор; үн күчөткүчтөр үчүн рупорлор; сабвуферлер; индуктивдүүлүк зым оролуучу өзөктөрдүн киндиктери [электр кубаты]; смарт-көз айнектер; смарт-сааттар; электр зымдары үчүн бириктиргичтер; электр бириктиргичтери; электрдик каршылыктар; эсептегичтер; чоттор; телевизорлор; мобилдик телефондор; уюлдук телефондор; көчүрмө телефондор; трансформаторлор [электр кубаты]; суунун; деңгээлин көрсөткүчтөр; ток-тун электрдик азаюусу; деңгээлдер [горизонталдык абалды аныктоо үчүн алеттер]; дозалоочу түзүлүштөр; аккумулятордук батареялар үчүн заряддык түзүлүштөр; электр аккумуляторлору үчүн заряддык түзүлүштөр; дат басуудан коргоо үчүн катоддук түзүлүштөр; коммутациялык түзүлүштөр [маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн жабдуулар]; жылуулукту жөнгө салуучу түзүлүштөр; көчүрмө компьютерлер үчүн чехолдор; смартфондор үчүн чехолдор; өрткө каршы коргоочу чехолдор; чиптер [интегралдык схемалар]; өрт шлангалары; бөлүштүргүч щиттер; [электр кубаты]; якорлор [электр кубаты]; кара жащиктер [маалымат каттагычтар];

11 – жылуулук аккумуляторлору; дистилляция аппараттары; кургатуу үчүн аппараттар; гидрокалоо ванналары үчүн аппараттар; абаны жугушсуздандыруучу аппараттар; күнгө кактануу үчүн аппараттар [солярийлер]; абаны же сууну иондоштуруу үчүн аппараттар; жуунуучу бөлмөлөрдөгү колду кургатуучу аппараттар; сууну тазалоо үчүн аппараттар жана машиналар; борбордук жылытуу системалары үчүн кеңейтүүчү бактар; туалеттер үчүн агызып кетүүчү бактар; биде; бойлерлер, машинанын бөлүктөрүнөн башкалары; ванналар; гидрокалоочу ванналар [чоң идиштер]; отурма ванналар; суу жылыткычтар; туалеттер үчүн суу кое бергичтер; аба жылыткычтар; ашканалар үчүн аба тазалагычтар; ванналар үчүн микрокөбүкчөлөр гене-

раторлору; гидранттар; душтар; душ кабиналары; калориферлер; электрдик тондургуч камералар; муздаткыч камералар; бөлмө каминдери; резервуарларда деңгээлди жөнгө салуу үчүн клапандар; жылуулук күн коллекторлору [жылытуу]; кондиционерлер; газ казандары; жылуулук казандары; крандар (санитардык-техникалык); суу түтүктөрү үчүн кран-аралаштыргычтар; жаңы жылдык балатылар үчүн электр лампочкалары; газ толтурулган лампалар; электр лампалары; люстралар; мультиваркалар; ванналар үчүн жылыткычтар; чачыроого каршы крандар үчүн саптар; жылуулук соркыскычтары; кызытылган электр жиптери; ванна бөлмөлөрү үчүн жабдуулар; сауналар үчүн жабдуулар; санитардык-техникалык жабдуу болуп эсептелген писсуарлар; жылытуу мештери үчүн азыктандыргычтар; суу чыпкалоо үчүн алеттер; санитардык-техникалык алеттер жана орнотмолор; жылытуучу ашкана алеттери; электр энергиясын жарык энергиясына айландыруучу жарык берүүчү алеттер; катуу, суюк жана газ түрүндөгү отундарда иштөөчү жылытуучу-ысытуучу алеттер; электр жылытуучу алеттери; суу түтүк крандарынын төшөлмөлөрү; жылуулук пушкалары; радиаторлор [жылытуу үчүн]; борбордук жылытуу радиаторлору; электр радиаторлору; раковиналар; дааратканалар үчүн жугушсуздандыруу каражаттарын бөлүштүргүчтөр; сууну басым астында сактоо үчүн резервуарлар; чырактар; дааратканалар үчүн электр отургучтары; стерилдегичтер; жуулган буюмдарды кургаткычтар; чач кургаткычтар; жылуулук алмаштыргычтар, машиналардын бөлүктөрүнөн башкалары; түтүктөр [санитардык-техникалык системалардын бөлүктөрү]; жылытуу казандарынын түтүктөрү; дааратканалар [ватерклозеттер]; көчмө дааратканалар; борбордук жылытуу радиаторлору үчүн нымдагычтар; жуунгучтар; [санитардык-техникалык жабдуулардын бөлүктөрү]; дааратканалар үчүн уни-

таздар; суу түтүк орнотмолору; ванна бөлмөлөрү үчүн санитардык-техникалык орнотмолор; абаны кондиционерлөө үчүн орнотмолор; сууну муздатуу үчүн орнотмолор; сууну тазалоо үчүн орнотмолор; агын сууларды тазалоо үчүн орнотмолор; буу чыгаруу үчүн орнотмолор; сууну бөлүштүрүү үчүн орнотмолор; сүзүү бассейндеринде сууну хлордоштуруу үчүн орнотмолор; желдетүүчү орнотмолор жана аппараттар; [абаны кондиционерлөө]; сууну жумшартуу үчүн орнотмолор жана аппараттар; муздатуу үчүн орнотмолор жана машиналар; жылытуучу орнотмолор; ысык сууда иштөөчү жылытуучу орнотмолор; суу менен камсыз кылуу системаларынын орнотмолору; ичилүүчү суу үчүн чыпкалар; фонарлар; фонтандар; муздаткычтар; сактоо үчүн муздаткычтар, муздатуучу жана тондуруучу медициналык түзүлүштөр; электр чайнектери; тартууну жөнгө салуу үчүн шиберлер [жылытуу]; муздатуучу шкафтар; жылытуу элементтери;

20 – картиналар үчүн багеттер; металл эмес болттор; металл эмес чоң челектер; металл эмес челекчелер; металл эмес бурамалар; витриналар; түтүктөрдү бекитүү үчүн металл эмес жакалар; металл эмес гайкалар; гардеробдор [көйнөк илинчү шкафтар]; металл эмес, электрдик эмес эшик тарткычтар; кабелдер жана түтүктөр үчүн металл эмес баскычтар; металл эмес кулпулар, электрдиктен башкалары; металл эмес кулпунун тили, чык этмелер; металл эмес канистрлер; пардалар үчүн карниздер; клапандар; суу түтүктөрүнүн пластмасса вентилдери; дренаж түтүктөрүнүн пластмасса клапандары [вентилдер]; комоддор; консолдор [эмерек]; металл эмес контейнерлер [сактоо жана ташуу үчүн]; бочкалар үчүн металл эмес крандар; креслор; жыгачтан же пластмассадан кошумча коюлган тепкичтер; эмерек; металл эмес же каучук каалга чектегичтери; металл эмес же каучук терезе чектегичтери; жүктөө иштери

үчүн металл эмес платформалар; жаздыктар; суу түтүк раковиналары үчүн чечилме жабуулар; такталар [эмерек]; сүлгү карматкычтар [эмерек]; төшөк-орундар, ич кийимден башкалары; бөтөлкөлөр үчүн тыгынды; стационардык металл эмес салфеткаларды, сүлгүлөрдү таратып бергичтер; картиналар үчүн алкактар [кооз алкактар]; эшиктин металл эмес кармагычтары; ванналар үчүн балдар отургучтары; металл отургучтар; отургучтар [эмерек]; суюктук үчүн металл эмес чоң идиштер; күмүш жалатылган айнек [күзгүлөр]; стеллаждар; даараткана отургучтары; жуунчу отургучтар [эмерек]; столдор; металл эмес шатычалар [шатылар]; металл эмес шатычалар; стулдар [отургучтар]; душ үчүн стулдар; металл эмес сандыктар; арабалар [эмерек]; ийилчээк түтүктөр үчүн механикалык эмес түрүүчү түзүлүштөр; эшиктин металл эмес фурнитурасы; эмеректин металл эмес фурнитурасы; терезенин металл эмес фурнитурасы; металл эмес дошполор; шезлонгдор; металл эмес таяктар; калканчтар [эмерек]; шкафтар; бамбук пардалар; жыгачтан же пластиктен жасалган жащиктер;

21 – тамак-аш даярдоо үчүн электрдик эмес автоклавдар; электрдик эмес тез бышыргычтар; бадыйлер / чакалар; кактап бышыруу үчүн банкалар / кактап бышыруу үчүн коробкалар; фарфордон жасалган майда-чүйдө кытай жасалгалары; тамактар; табактар; бокалдар; бонбоньеркалар; чоң бөтөлкөлөр; тор менен капталган чоң бөтөлкөлөр; фарфордон, керамикадан, фаянстан же айнектен жасалган бюсттар; вазалар; балдардын жел толтурма ванналары; вантуздар; электрдик эмес вафли салгычтар; муз үчүн чакалар; металл шиштер / металл шампурлар; сүлгүлөр үчүн шакек жана көпүрө түрүндөгү илгичтер; куйгучтар; килемдер үчүн күбүгүчтөр; гүлдөр үчүн карапалар; уксус же май үчүн чакан графиндер; туалет губкалары; губкалар үчүн кар-

маткычтар; балдар ванналары үчүн карматкычтар; тиш чукуурлар үчүн карматкычтар; самын үчүн карматкычтар; салфеткалар үчүн карматкычтар; даарат кагаздары үчүн карматкычтар; самын диспенсерлери; даарат кагаздары үчүн диспенсерлер / даарат кагаздарын тараткычтар; үтүктөгүч такталар; кесүү үчүн ашкана такталары; кир жуучу такталар; тиричилик депкирлери; тиричилик түтүн жуткучтар; тиричилик же ашкана идиштери; жылуулукту сактоочу идиштер; тамак-аш продуктулары үчүн жылуулукту сактоочу идиштер; шар сымал айнек идиштер [чоң идиштер]; тиш чукуурлар; керамика тиричилик буюмдары; фарфодон, керамикадан, фаянстан жасалган буюмдар; терракота же көркөм айнек; электрдик эмес ашкана майдалагычтары; мискейлер; тиричилик себеттери; кир жуу үчүн тепшилдер; чопо казанчалар; казандар; электрдик эмес кофе кайнаткычтар; кол кофе майдалагычтары; сыра кружкалары; аралаштыруу үчүн кашыктар [ашкана буюмдары]; куюштуруу үчүн сузгулар [ашкана буюмдары]; ашкана күрөктөрү; кесме даярдоо үчүн машинкалар [кол аспаптары]; макарон азыктарын даярдоо үчүн кол машиналар; кол тегирмендер; шыпыргылар; изометрикалык баштыктар; кондитердик баштыктар; табактар [чаралар]; самын салгычтар; ашкана идиштер топтомдору; тиш тазалоочу жиптер; чөкөлөр; [ашкана буюмдары]; электрдик эмес бууга бышыргычтар; мурч салгычтар; үй чарбасы үчүн кол каптар; тамак үчүн астына койгучтар [ашкана буюмдары]; ашкана идиштери, бычактар, сайгычтар жана кашыктардан башкалары; үй буюмдары; шымдар үчүн таптагыч пресстер; бөтөлкө ачуу үчүн электрдик жана электрдик эмес аспаптар; бут кийим кийүү үчүн калакчалар; мом шам үчүн розеткалар; салат салгычтар; ашкана аспаптарынын алдына коюучу салфеткалар, кагаз же текстилден башкалары; кант салгычтар; сервиздер [ашкана идиштери]; камыр

үчүн тиричилик үбөлүктөрү; табалар; кыргычтар [тазалоочу аспаптар]; электрдик эмес тиричилик шире сыккычтар; туз салгычтар; ичүү үчүн идиштер; музду же музу бар суусундуктарды даярдоо үчүн металл идиштер; муздатуучу идиштер; стакандар [идиштер]; каңылтыр айнек [иштетилбеген]; күңүрт айнек; электрдик эмес көчүрмө сумка-муздаткычтар; шорпо куйгучтар; кир үчүн кургаткычтар; чылапчындар [идиштер]; тарелкалар; ашкана тарелкалары; термостор; полдорду жуу үчүн чүпүрөктөр; таштанды салгычтар; тиричилик буюмдары; ашкана буюмдары; кактап бышыруу үчүн формалар; муз үчүн формалар; кулинардык формалар; электрдик эмес фритюрницалар; нан салгычтар; демдей турган чайнектер; электрдик эмес чайнектер; чаралар; сарымсак сыккычтар [ашкана буюмдары]; швабралар; коктейль шейкерлери; электрдик жана электрдик эмес штопорлор; щеткалар; таштанды үчүн жащиктер; айнек жащиктер.

* * *

- (11) 16531
- (15) 29.05.2020
- (18) 29.05.2029
- (21) 20190348.3
- (22) 29.05.2019
- (73) Луо Венсяннг, Дзен Тун (CN)
- (54)

AVINA

- (51) (57)
- 9 – адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; батареи гальванических элементов; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; ванны электролитические; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; вилки штеп-

сельные электрические; выключатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; замки электрические; измерители; кабели электрические; калькуляторы; компьютеры; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки распределительные [электричество]; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; микропроцессоры; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты концевые [электричество]; огнетушители; ограды электрифицированные; переводчики электронные карманные; переключатели электрические; пленка защитная для смартфонов; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы измерительные; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; провода электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; радары; радиоприборы; регуляторы освещения электрические; розетки штепсельные электрические; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сердечники катушек индуктивности [электричество]; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические; счетчики; счеты; телевизоры; телефоны мобильные; телефоны сотовые; телефоны переносные; трансформаторы [электричество]; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства катодные для защи-

ты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шланги пожарные; щиты распределительные [электричество]; якоря [электричество]; ящики черные [регистраторы данных];

11 – аккумуляторы тепловые; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; души; кабины душевые; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; каминные комнатные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; кондиционеры; котлы газовые; котлы отопительные; краны (санитарно-технические); краны-смесители для водопроводных труб; лампочки для новогодних елок электрические; лампы газонаполненные; лампы электрические; люстры; мультиварки; нагреватели для ванн; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити накала электрические; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели для отопительных котлов; приборы для фильтрации воды; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагре-

вательные кухонные; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; светильники; сиденья для туалетов, электрические; стерилизаторы; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; теплообменники, за исключением частей машин; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванн комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды; фонтаны; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинских; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы холодильные; элементы нагревательные;

20 – багеты для картин; болты неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; винты неметаллические; витрины; воротники для крепления труб неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; зажимы для кабелей и труб неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; защелки неметаллические; зеркала; канистры неметаллические; карнизы для занавесей; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; краны для бочек неметаллические; кресла; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; мебель; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; платформы для погрузочных работ неметаллические; подушки; покрытия съемные для водопроводных раковин; полки [мебель]; полотенцедержатели [мебель]; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; раздатчики салфеток, полотенца стационарные неметаллические; рамы для картин [обрамления]; ручки дверные неметаллические; сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды большие для жидкости неметаллические; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; стулья для душа; сундуки неметаллические; тележки [мебель]; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая;

фурнитура оконная неметаллическая; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы; шторы бамбуковые; ящики из дерева или пластика;

- 21 – автоклавы для приготовления пищи неэлектрические; скороварки неэлектрические; бадьи / ведра; банки для печенья / коробки для печенья; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; ванночки детские надувные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для льда; вертела металлические / шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенца; воронки; выбивалки для ковров; горшки для цветов; горшки ночные; графинчики для уксуса или масла; графины; губки туалетные; держатели для губок; держатели для детских ванночек; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; доски гладильные; доски для резки кухонные; доски стиральные; дуршлага бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; измельчители кухонные неэлектрические; кастрюли; корзины бытовые; корыта для стирки; котелки глиняные; котлы; кофеварки неэлектрические; кофемолки ручные; кружки пивные; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки

кухонные; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; машины для изготовления макаронных изделий ручные; мельницы ручные бытовые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски [чаши]; мыльницы; наборы кухонной посуды; нити зубные; палочки для еды [принадлежности кухонные]; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для домашнего хозяйства; подставки для блюд [столовая утварь]; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; рожки для обуви; розетки подсвечников; салатницы; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; скалки для теста бытовые; скорододы; скребки [чистящие инструменты]; соковыжималки бытовые неэлектрические; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканы [емкости]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; сушилки для белья; тазы [емкости]; тарелки; терки кухонные; термосы; тряпки для мытья полов; урны; утварь бытовая; утварь кухонная; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; хлебницы; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная утварь]; швабры; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; щетки; ящики для мусора; ящики стеклянные.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 16532
(15) 29.05.2020
(18) 11.11.2029
(21) 20190716.3
(22) 11.11.2019
(31) 2019736095
(32) 24.07.2019
(33) RU
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – иштетилген же иштетилбеген тамеки, махорка; тартылуучу тамеки, канжа тамекиси, өзү жасоо үчүн тамеки; чайналуучу тамеки; "снус" чайналуучу тамекиси; сигареттер, папиростор, электрондук сигареттер, сигаралар, сигариллалар; жытталуучу тамеки; тамеки тартуу түтүктөрү үчүн абсорбциялоочу кагазды камтуу менен тамеки тартуу буюмдары; тутандыргычтар үчүн газ баллондору; баалуу эмес металлдан жасалган тамеки үчүн идиштер; тамеки үчүн калталар; сигареттик, папиростук кагаз, тамеки кагаздарынын китепчелери; сигаралар, сигареттер, папиростор үчүн баалуу эмес металлдан жасалган жащиктер; баалуу эмес металлдан жасалган ширеңке кутулары; күкүрт; сигареттер, папиростор үчүн мүштөктөрдү камтуу менен тамеки чегүүчү түтүктөр; тамеки чегүүчү түтүктөр үчүн астына койгучтар; тамеки чегүүчү түтүктөрдү тазалоо үчүн аспаптар; сигаралар, сигареттер, папиростор үчүн баалуу эмес металлдан жасалган мүштөктөрдүн учуна кийгизмелер; тамекиси жок папирос гильзасынын бөлүктөрү; сигаралар, сигареттер, папиростор үчүн янтарь мүштөктөрдүн учуна янтарь кийгизмени камтуу менен сигаралар, сигареттер, папиростор үчүн мүштөктөрдүн учуна кийгизмелер; сигареттик гильзалар; сигареттерди, папиросторду ороо үчүн чөнтөк түзүлүштөрү; баалуу эмес металлдан жасалган күл түшүргүчтөр; сигареттер үчүн чыпкалар; сигараларды кесүү үчүн машинкалар; баалуу эмес металлдан жасалган ширеңке

салгычтар; баалуу эмес металлдан жасалган тамеки салгычтар; күйгүзүү үчүн тутандыргычтар; ширеңкелер.

* * *

(11) 16532
(15) 29.05.2020
(18) 11.11.2029
(21) 20190716.3
(22) 11.11.2019
(31) 2019736095
(32) 24.07.2019
(33) RU
(73) **Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)**
(54)

FRESH SWIPE

(51) (57)

34 – табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включая бумагу абсорбирующую для курительных трубок; баллончики газовые для зажигалок; сосуды для табака, не из драгоценных металлов; кисеты для табака; бумага сигаретная, папиросная; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; коробки спичечные, не из драгоценных металлов; кремни; трубки курительные, включая трубки, мундштуки для сигарет, папирос; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, не из драгоценных металлов; части папиросной гильзы без табака; наконечники мундштуков для сигар, сигарет, папирос, включая наконечники янтарные мундштуков для сигар, сигарет, папирос; сигаретные гильзы; устройства карман-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ные для скручивания сигарет, папирос; пепельницы, не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; машинки для обрезки сигар; спичечницы, не из драгоценных металлов; табакерки, не из драгоценных металлов; зажигалки для прикуривания; спички.

(11) 16533

(15) 29.05.2020

(18) 08.04.2029

(21) 20190223.3

(22) 08.04.2019

(73) **ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

7 – айыл чарба шаймандары, кол шаймандарынан башкалары; айыл чарба машиналары; жыйноочу комбайндар; күрүч отургузуучу машиналар; боолагычтар; эгин басуучу көчмө машиналар; күрүчтү кабыгынан ажыратуучу машиналар; мотокультиваторлор; өсүмдүктөрдү түбү менен электрдик кескичтер; жашылчалар үчүн көчөттөрдү отургузуучу машиналар; саман туурагыч бычактар; жүгөрү жыйноочу машиналар; культиваторлор [машиналар]; соколуу арык казгычтар [соколор]; дан үрөндөрүн талкалоо үчүн машиналар; чаап-боолагычтар; эгин жыйноочу комбайндар; үрөн сепкичтер [машиналар]; сугаргычтар [машиналар]; эгин бастыргычтар; моторлор жана кыймылдаткычтар, жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарына арналгандардан башкалары; бардык түрдөгү моторлор жана кыймылдаткычтар үчүн бөлүктөр жана аспаптар (жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башкалары); дизель кыймылдаткычтары; бензин кыймылдаткычтары; деңиз транспорту же кайыктар үчүн кыймылдаткычтар; кеме компрессорлору; электр моторлору; бириктирүүчү бойшактер; бышкектер; бышкек манжалары; бышкек шакектери; отун үчүн чыпкалар; муунактуу октолгоочтор;

кыймылдаткычтардын цилиндрлери; кыймылдаткычтар үчүн чыгаруу системалары; кыймылдаткычтар үчүн желдеткичтердин кыймылга келтиргич курлары; кыймылдаткычтар үчүн желдеткичтер; кыймылдаткычтар үчүн отун инжекторлору; кыймылдаткычтар үчүн үн басандаткычтар; кыймылдаткычтар үчүн радиаторлор [муздатуулар]; кыймылдаткычтарда от алдыруу үчүн түзүлүштөр; кыймылдаткычтар үчүн стартерлер; шыкагычтар; соркыкычтар; соркыкыч машиналары; жылуулук газ соркыкычтары; май соркыкычтары; отун соркыкычтары; гидравликалык соркыкычтар; электр генераторлору; дизель-генераторлору; бензин генераторлору; газ генераторлору; газ бышкек түзүлүштөр; күн нурунун жардамы менен алынуучу фото, күн энергиясын электр энергиясына кайра түзүү үчүн түзүлүштөр; жылуулук калдыктарын керекке жаратуу системасы бар электр кубатынын генераторлору; курулуш үчүн машиналар жана аппараттар; жүктөөчү-түшүрүүчү машиналар жана аппараттар; жогоруда аталган бардык товарлар үчүн бөлүктөр жана фиттингдер; экскаваторлор; дөңгөлөктүү жүктөгүчтөр; бир сузгулуу экскаваторлор; бульдозерлор; машинанын деталдары [жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башкалары]; октолгоочтор, октор жана шпенделдер [жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башкалары]; муунакжаздыктардын таканчыктары; [машинанын жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башка тетиктери]; октолгоочторду бириктиргичтер же бириктиргичтер [машинанын жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башка тетиктери]; машиналар үчүн күч бергичтер, тиштүү бергичтер жана кыймылга келтиргичтер [жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн пайдаланылгандардан башкалары]; кар

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

жыйнагычтар же кар тазалагычтар; өнөр жайлык балык улоо үчүн машиналар; балык өстүрүү тармактары үчүн чөктүрмө тазалагычтар; сүт иштетүү үчүн машиналар;

11 – кондиционерлер; газ жылуулук соркыскычы менен абаны кондиционерлөө системалары; казандар, бойлерлер; муздатуучу жабдуулар жана орнотмолор; муздатуучу идиштер; жем кургатуу үчүн алеттер; түшүм кургатуу аппараттары; жылуулук алмаштыргычтар; жарык берүүчү мунаралар;

12 – жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн моторлор жана кыймылдаткычтар; жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн машиналардын деталдары; жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн октолгоочтор, октор жана шпенделдер; муунакжаздыктардын таканчыктары, муунакжаздыктар [жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн машиналардын тетиктери]; валдарды бириктиргичтер же бириктиргичтер [машинанын жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн машиналардын тетиктери]; машиналар үчүн, жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттары үчүн күч бергичтер, тиштүү бергичтер жана кыймылга келтиргичтер кемелер, кораблдер, учуучу аппараттар жана алардын бөлүктөрү жана фиттингдер; кемелер [кайыктар жана кемелер] жана алардын бөлүктөрү жана фиттингдер; сейилдөө кемелери жана алардын бөлүктөрү жана фиттингдер; балык кармоочу кемелер жана алардын бөлүктөрү жана фиттингдер; вертолеттор; тракторлор; айыл чарбасы үчүн тракторлор; транспорт каражаттарынын дөңгөлөк бойкаптары; транспорт каражаттарынын дөңгөлөктөрү; танк каз тамандары; каз таман тасмалары; каз таман жүргүчү; транспорт каражаттары үчүн отургучтар; транспорт каражаттары үчүн руль дөңгөлөктөрү; моторлоштурулган жол тандабастар; жүктөрдү ташуу үчүн транспорт кара-

жаттары, транспорт кемелери; транспорт самолеттору; багажниктер; велосипед багажники; транспорт арабалары; бекитүү элементтери, тартуучу, тирөөчү таяныч түзүлүштөрү;

37 – жылытуу жабдууларын орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; абаны кондиционерлөө үчүн аппаратураны орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө; курулуш үчүн машиналарды жана аппараттарды убактылуу пайдаланууга берүү; экскаваторлорду убактылуу пайдаланууга берүү; курулуш үчүн машиналарды оңдоо же техникалык тейлөө; тракторлорду техникалык тейлөө; автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө; транспорт каражаттары үчүн күйүүчү май куюу станциялары; кемелерди, учуучу аппараттарды оңдоо жана техникалык тейлөө; электрогенераторлорду оңдоо жана техникалык тейлөө; айыл чарба машиналарын жана аспаптарын оңдоо жана техникалык тейлөө; телекоммуникация машиналарын жана аппараттарын оңдоо же техникалык тейлөө; балык кармоо машиналарын жана аспаптарын оңдоо жана техникалык тейлөө; көк майсаң чалгыларын оңдоо же техникалык тейлөө; кар жыйнагычтарды жана кар тазалагычтарды оңдоо же техникалык тейлөө.

* * *

(11) 16533
(15) 29.05.2020
(18) 08.04.2029
(21) 20190223.3
(22) 08.04.2019
(73) **ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)**
(54)



(51) (57)

7 – орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; машины сельскохозяйственные; комбайны уборочные; машины рисопосадочные; сноповязалки; молотилки передвижные; машины шелушильные для риса; мотокультиваторы; кусторезы электрические; машины рассадопосадочные для овощей; ножи соломорезок; машины кукурузоуборочные; культиваторы [машины]; канавокопатели плужные [плуги]; машины для обрушивания зерен злаков; жатки-сноповязалки; комбайны зерноуборочные; сеялки [машины]; оросители [машины]; молотилки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; части и принадлежности для моторов и двигателей всех видов (за исключением используемых для наземных транспортных средств); двигатели дизельные; двигатели бензиновые; двигатели для морского транспорта или лодок; судовые компрессоры; электромоторы; втулки соединительные; поршни; пальцы поршневые; кольца поршневые; фильтры для топлива; валы коленчатые; цилиндры двигателей; выпускные системы для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы для двигателей; топливные инжекторы для двигателей; глушители для двигателей; радиаторы [охлаждения] для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; нагнетатели; насосы; машины насосные; насосы газовые тепловые; насосы масляные; насосы топливные; насосы гидравлические; генераторы электрические; дизель-генераторы; бензиновые генераторы; газовые генераторы, газопоршневые установки; солнечное фотоэлектричество, устройства для преобразования солнечной энергии в электроэнергию; генераторы электричества с системой утилизации теплоотходов; машины и аппараты для строи-

тельства; машины и аппараты погрузочно-разгрузочные; части и фиттинги для всех вышеуказанных товаров; экскаваторы; погрузчики колесные; экскаваторы одноковшовые; бульдозеры; детали машин [за исключением используемых для наземных транспортных средств]; валы, оси и шпиндели [за исключением используемых для наземных транспортных средств]; вкладыши подшипников, подшипники [детали машин за исключением используемых для наземных транспортных средств]; соединения валов или соединители [детали машин за исключением используемых для наземных транспортных средств]; силовые передачи, зубчатые передачи и приводы для машин [за исключением используемых для наземных транспортных средств]; снегоуборщики или снегоочистители; машины для промышленного рыболовства; погружные очистители для сетей для разведения рыбы; машины для обработки молока;

11 – кондиционеры; системы кондиционирования воздуха с газовым тепловым насосом; котлы, бойлеры; оборудование и установки холодильные; емкости холодильные; приборы для сушки кормов; аппараты сушильные для урожая; теплообменники; осветительные вышки;

12 – моторы и двигатели для наземных транспортных средств; детали машин для наземных транспортных средств; валы, оси и шпиндели для наземных транспортных средств; вкладыши подшипников, подшипники [детали машин для наземных транспортных средств]; соединения валов или соединители [детали машин для наземных транспортных средств]; силовые передачи, зубчатые передачи и приводы для машин для наземных транспортных средств; судна, корабли, летательные аппараты и их части и фиттинги; судна [лодки и корабли] и их части и фиттинги; прогулочные судна и их части и фиттинги; рыболовные судна и их части и фит-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

тинги; вертолеты; тракторы; тракторы для сельского хозяйства; бандажи колес транспортных средств; колеса транспортных средств; гусеницы танковые, гусеничные ленты, гусеничный ход; сиденья для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; вездеходы моторизованные; средства транспортные для перевозки грузов, судна транспортные, самолеты транспортные, багажники, багажники велосипедные, тележки транспортные, крепежные элементы, устройства опорные, несущие, поддерживающие;

37 – установка, ремонт и техническое обслуживание отопительного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание аппаратуры для кондиционирования воздуха; прокат машин и аппаратов для строительства; прокат экскаваторов; ремонт или техническое обслуживание машин для строительства; техническое обслуживание тракторов; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; топливно-заправочные станции для транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание суден, кораблей, летательных аппаратов; ремонт и техническое обслуживание электрогенераторов; ремонт или техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и инструментов; ремонт или техническое обслуживание телекоммуникационных машин и аппаратов; ремонт или техническое обслуживание рыболовных машин и инструментов; ремонт или техническое обслуживание газонокосилок; ремонт или техническое обслуживание снегоборщиков или снегоочистителей.

(11) 16534
(15) 29.05.2020
(18) 16.04.2029
(21) 20190258.3
(22) 16.04.2019
(73) **"АиИ Компани" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
19 – гранит, мрамор, шагыл.

* * *

(11) 16534
(15) 29.05.2020
(18) 16.04.2029
(21) 20190258.3
(22) 16.04.2019
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "АиИ Компани", Бишкек (KG)**
(54)

ROMANTIC

(51) (57)
19 – гранит, мрамор, гравий.

**КӨРСӨТКҮЧТӨР
УКАЗАТЕЛИ**

**FG1A Ойлоп табууларга өтүмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель патентов
под ответственность заявителя на изобретения**

ЭПЖ МПК	Өтүмө ээсинин жоопкерчилигин- деги патенттин номери Номер патента под ответствен- ность заявителя	Ойлоп табуунун аталышы Название изобретения	Патент ээси Патентовладелец
<i>A61B 17/00</i> (2020.01)	2204	Урук безинин кошундусунун ыйлаакчасын айкалыштырып дарылоо ыкмасы Способ комбинированного лечения кистозных заболеваний придатка яичка	Усупбаев А. Ч., Кутболсун уулу У., Кузебаев Р. Е.
<i>A61B 17/00</i> (2020.01)	2205	Уретранын узун аралыктуу стриктураларында буккалдык уретропластика ыкмасы Способ буккальной уретропластики при протяженных стриктурах уретры	Курбаналиев Р. М., Акылбек С., Колесниченко И. В.
<i>C10G 31/08</i> (2020.01)	2206	Мунай өнүмдөрүн тазалоо ыкмасы Способ очистки нефтепродуктов	Токтосунов Д. Ж., Абдувохидов С. Х.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG1A Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель патентов
под ответственность заявителя на изобретения**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	ЭПЖ МПК	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
2204	<i>A61B 17/00</i> (2020.01)	20190070.1
2205	<i>A61B 17/00</i> (2020.01)	20190071.1
2206	<i>C10G 31/08</i> (2020.01)	20190039.1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
3	16527	"Алфарма" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)	9	16531	Луо Венсянг, Дзен Тун (CN)
		Общество с ограниченной ответственностью "Алфарма", Бишкек (KG)	9	16528	Королев Александр Владимирович, Бишкек (KG)
3	16519	Васу Хелскэа Пвт. Лтд, Гуджарат (IN)	11	16531	Луо Венсянг, Дзен Тун (CN)
5	16512	САНОФИ, Париж (FR)	11	16533	ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)
5	16511	САНОФИ, Париж (FR)	12	16533	ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)
5	16529	Эбботт Лабораториз, Иллинойс (US)	19	16534	"АиИ Компани" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)
7	16533	ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)			Общество с ограниченной ответственностью "АиИ Компани", Бишкек (KG)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
20	16531	Луо Венсяннг, Дзен Тун (CN)	30	16516	"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)
21	16531	Луо Венсяннг, Дзен Тун (CN)			
25	16525	Абдыкапар кызы Гулзат, Бишкек (KG)			
25	16510	"Де-Линда" жоопкерчилиги чектелген коому, Чүй (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Де-Линда", Чүй (KG)	31	16516	"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)
29	16516	"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)	32	16515	АЛЬВАХДАНИЯ ДЖЕНЕРАЛ ТРЭЙДИНГ КО ЛЛС., Дубай (AE)
			34	16521	Джапан Тобакко Инк., Токио (JP)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
34	16514	Юньнань Тобако Интернешнл Ко., Лтд, Кунминг (CN)	35	16530	Ким Анастасия Ивановна, Бишкек (KG)
34	16513	Юньнань Тобако Интернешнл Ко., Лтд, Кунминг (CN)	35	16518	Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, Коннектикут (US)
34	16532	Джапан Тобако Инк., Токио (JP)	36	16518	Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, Коннектикут (US)
35	16526	Оролбаева Айнура Кабылбековна, Бишкек (KG)	36	16523	"Банк Азии" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Банк Азии", Бишкек (KG)
35	16517	Чайна Бэйцзин Тун Рен Тан Груп Ко., Лтд, Пекин (CN)			
35	16516	"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)	36	16524	"Банк Азии" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Банк Азии", Бишкек (KG)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
37	16533	ЯНМАР КО., ЛТД., Осака (JP)	42	16520	Волнянская Дарья Владимировна, Бишкек (KG)
39	16516	"ЛИЯ" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИЯ", Алматы (KZ)	43	16518	Шератон Интернешнл АйПи, ЛЛК, Коннектикут (US)
42	16522	Элфрид Х. Найт Холдингс Лимитед, Прескотт (GB)	44	16517	Чайна Бэйцзин Тун Рен Тан Груп Ко., Лтд, Пекин (CN)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
16510	25	20190636.3	16523	36	20190208.3
16511	05	20190324.3	16524	36	20190209.3
16512	05	20190359.3	16525	25	20190666.3
16513	34	20190365.3	16526	35	20190077.3
16514	34	20190366.3	16527	03	20190289.3
16515	32	20190307.3	16528	09	20190292.3
16516	29; 30; 31; 35; 39	20190375.3	16529	05	20190350.3
16517	35; 44	20190309.3	16530	35	20190388.3
16518	35; 36; 43	20190314.3	16531	09; 11; 20; 21	20190348.3
16519	03	20190312.3	16532	34	20190716.3
16520	42	20190287.3	16533	07; 11; 12; 37	20190223.3
16521	34	20190635.3	16534	19	20190258.3
16522	42	20190206.3			

**КАБАРЛООЛОР
ИЗВЕЩЕНИЯ**

**ММ1А Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн
алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын
ойлоп табууларга өтүмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу**

**Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики под ответственность заявителя
на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе**

Өтүмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
2061	20170119.1	<i>A61B 17/00</i> (2018.01)	01.11.2019
2066	20170127.1	<i>C07D 295/00</i> (2018.01) <i>C07D 319/00</i> (2018.01)	17.11.2019
2074	20170125.1	<i>A61K 35/644</i> (2018.01)	15.11.2019
2113	20170121.1	<i>F03B 15/06</i> (2018.01) <i>F16F 15/31</i> (2018.01)	08.11.2019
2118	20170130.1	<i>A61K 31/00</i> (2018.01)	29.11.2019
2123	20170129.1	<i>G01V 1/16</i> (2018.01)	23.11.2019

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

**ММ4А Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн
алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын
ойлоп табууларга патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу**

**Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики на изобретения
из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе**

Патенттин номери Номер патента	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
378	20080116.1	C22C 35/00 (2010.10)	11.11.2019

**ММ4W Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык
белгилерди каттоонун күчүн токтотуу**

**Прекращение действия регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
2109	МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы (US) МСИ Коммьюникейшнс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US)	24.11.2019
2428	"ЕВРОПА ПЛЮС" ЖАКы (RU) ЗАО "ЕВРОПА ПЛЮС" (RU)	03.11.2019
2469	Эф Ди Менеджмент, Инк., Делавэр (US)	22.11.2019

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
5690	ПМПИ ЛЛС (US)	19.11.2019
5713	"ПЕТРОСОЮЗ ТМ", Санкт - Петербург (RU)	22.11.2019
5721	Пфайзер Продактс Инк., Коннектикут штатынын корпорациясы, Коннектикут (US) Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата Коннектикут, Коннектикут (US)	22.11.2019
5722	"ПЕТРОСОЮЗ ТМ", Санкт - Петербург (RU)	22.11.2019
5759	ЙЫЛДЫЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR)	26.11.2019
5795	Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Делавэр (GB)	25.11.2019
5806	Эн Би Эй Пропертиез, Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы, Нью-Йорк (US) Эн Би Эй Пропертиез, Инк., корпорация штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US)	15.11.2019
10269	ХАЙ Лимитед Партнершип, Флорида штатынын жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Хутерс Энтерпрайзис негизги өнөгү менен, ЛЛК (Джорджия штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы), Джорджия (US) ХАЙ Лимитед Партнершип, товарищество с ограниченной ответственностью штата Флорида, с главным партнером Хутерс Энтерпрайзис, ЛЛК (компания с ограниченной ответственностью штата Джорджия), Джорджия (US)	17.11.2019
10275	"Бишкекская нефтяная компания" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Бишкекская нефтяная компания", Бишкек (KG)	04.11.2019

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
10294	"Ашимбай" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Ашимбай", Бишкек (KG)	05.11.2019
10317	Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)	02.11.2019
10321	Филип Моррис Брэндс САРЛ, Невшатель (CH)	12.11.2019
10330	Дзе Кока-Кола Компани, Делавер штатынын корпорациясы, Атланта, Джорджия штаты (US) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавер, Атланта, штат Джорджия (US)	25.11.2019
10336	Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК, Ист Ганновер (US)	26.11.2019
10359	Филип Моррис Брэндс САРЛ, Невшатель (CH)	12.11.2019
10373	"Starline" ("СтарЛайн") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Starline" ("СтарЛайн"), Бишкек (KG)	20.11.2019
10384	"Plenty" (Пленти) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Plenty" (Пленти), Бишкек (KG)	13.11.2019
10387	Самсунг Электроникс Ко., Лтд., Сувон-си (KR)	04.11.2019
10388	Эксон Мобил Корпорейшн, Техас (US)	12.11.2019
10401	Дженерал Моторс ЛЛК, Мичиган (US)	02.11.2019
10402	Дженерал Моторс ЛЛК, Мичиган (US)	02.11.2019

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
10404	Дженерал Моторс ЛЛК, Мичиган (US)	09.11.2019
10408	"I-Media" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "I-Media", Бишкек (KG)	10.11.2019

ND4W Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу

Продление срока регистрации товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
361	Ритм Уотч Ко., Лтд., Токио (JP)	10.08.2030
441	Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮэСЭй ЛЛК (US)	11.05.2030
1080	Ошкош БТгош, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) Ошкош БТгош, Инк., корпорация штата Делавэр (US)	08.06.2030
1511	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	15.10.2030
1513	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	08.10.2030
1514	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	15.10.2030
1519	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	15.10.2030

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
1523	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	08.10.2030
1526	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	09.10.2030
1539	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	15.10.2030
1548	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	09.10.2030
5780	Империял Тобакко Интеллектуал Проперти Лимитед (IE)	21.02.2030
5781	Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды (NL)	07.03.2030
5832	Хилтон Уорлдуайд Холдинг ЛЛП (GB)	11.05.2030
5852	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Швейцария (CH)	23.05.2030
5909	Нексен Таиз Корпорейшн, Кионгсангнам-До (KR)	20.07.2030
6055	Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US)	07.07.2030
6089	Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US)	07.07.2030
6122	Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US)	07.07.2030
6346	Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE)	22.05.2030
10594	ХАЙТЕРА КОММЬЮНИКЕЙШНЗ КО., ЛТД., Шенджен (CN)	27.05.2030
10658	Байер Косьюмер Кеа АГ, Базель (CH)	09.07.2030

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
10666	Солгар Холдингз, Инк., Нью-Йорк (US)	06.07.2030
10679	Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хайджин Хоум Лимитед (GB)	22.07.2030
10707	Зорлутекс Текстил Тиджарет ве Санайи Аноним Ширкети, Стамбул (TR)	31.05.2030
10720	Солгар Холдингз, Инк., Нью-Йорк (US)	06.07.2030
10735	Байер Косьюмер Кеа АГ, Базель (CH)	09.07.2030
10775	Эббви Инк. (US)	27.09.2030
10776	Эббви Инк. (US)	27.09.2030
10779	Эббви Инк. (US)	28.09.2030
10780	Эббви Инк. (US)	28.09.2030
10781	Эббви Инк. (US)	28.09.2030
10782	ЭббВи Биотехнолоджи Лтд (BM)	28.09.2030
10816	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10817	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
10818	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10819	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10822	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10823	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10824	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10825	Джензим Корпорейшн (Массачусетс штатынын корпорациясы), Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн (Корпорация штата Массачусетс), Массачусетс (US)	01.09.2030
10828	Сумитомо Раббер Индастриз, Лтд., Хёго (JP)	16.07.2030
10829	Сумитомо Раббер Индастриз, Лтд., Хёго (JP)	16.07.2030

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
10857	“ГАЛИЧФАРМ” АКЦИОНЕРДИК КООМУ, Львов (UA) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГАЛИЧФАРМ”, Львов (UA)	26.11.2030
11078	Оулд Нэйви (АйТиЭм) Инк., Калифорния штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Оулд Нэйви (АйТиЭм) Инк., корпорация штата Калифорния, Калифорния (US)	07.10.2030
11157	"Кыргызшампаны" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызшампаны", Бишкек (KG)	05.11.2030

HE4W Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү

Изменение адреса владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
1186	Клинггер АГ, Цуг (CH)	Бундесштрассе 3, 6300 Цуг / Швейцария (CH)
14220	Телеграм Системс ЛЛП (GB)	85 Грейт Портланд Стреет, Лондон, Англия, W1W 7LT (GB)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

HC4W Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү

Изменение наименований владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
5852	Вифор (Интернешнл) Инк., Ст.Галлен (СН)	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), дареги: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН) Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), адрес: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН)
10857	"Галичфарм" ачык тибинде акционердик коому, Львов (UA) Акционерное общество открытого типа "Галичфарм", Львов (UA)	"ГАЛИЧФАРМ" АКЦИОНЕРДИК КООМУ, дареги: Украина, 79024, Львов шаары, Опрышковская көчөсү, 6/8 (UA) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧФАРМ", адрес: Украина, 79024, город Львов, улица Опрышковская, 6/8 (UA)
10981	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Санкт-Галлен (СН)	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), дареги: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН) Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), адрес: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
10984	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), Санкт-Галлен (СН)	Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), дареги: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН) Вифор (Интернейшнл) АГ (Вифор (Интернейшнл) СА) (Вифор (Интернейшнл) Лтд.) (Вифор (Интернейшнл) Инк.), адрес: Рехенштрассе 37, 9014 Санкт-Галлен, Швейцария (СН)

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу

Исключение из перечня товаров и услуг

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинен алып салуу Исключение из перечня товаров и услуг
6346	Гамбро Лундиа АБ, Лундиа (SE)	9, 16, 37, 41, 42
15374	Амазон Текнолоджис, Инк., Вашингтон (US)	35-класс – үй буюмдары, кийим, бут кийим жана баш кийимдер 35 класс – домашняя утварь, одежда, обувь и головные уборы

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Күбөлүктүн номери:	617
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20190015.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	27.05.2020
Автору:	Земсков Виктор Владимирович (КР)
Укук ээси:	«Бейкер Тилли Бишкек» ЖЧКсы
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	«Аудит Воркинг Пэйперс/Джернал Энтри Тест»: Аудитордук жумушчу кагаздарды даярдоо, стандарттуу эмес өткөрүүлөрдү тандоо жана издөө үчүн аудитордук программа

Аннотация:

Арналышы жана колдонуу жааты:

Аудит жүргүзүүгө арналган “Audit Working Papers/ Journal Entry Test” («Аудит Воркинг Пэйперс/Джернал Энтри Тест») ЭЭМ үчүн программасы нускамага ылайык катуу тартипте ар кандай компаниялардын/уюмдардын маалыматтарын чогултууну ишке ашырат. Бул ЭЭМ үчүн программа аудиттин жумушчу документтерин түзүү үчүн ар кандай ыкмаларды, ошондой эле андан ары талдоо үчүн шектүү/кадимки эмес транзакциялардын тизмесин түзүү үчүн ар кандай IT-ыкмаларды колдонот.

Программаны иштеп чыгуунун жана жайылтуунун максаты болуп, аудитордук ишти автоматташтыруу, тактап айтканда керексиз (ашыкча) иштерди четтетүү максатында кол менен жасалуучу иштерди заманбап технологияларга алмаштыруу эсептелет. Бул программаны пайдалануу аудитти на-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

тыйжалуу жана иштиктүү жүргүзүүгө, ошондой эле чыгымдарды жана аудит өткөрүүнүн мөөнөттөрүн оптималдаштырууга мүмкүндүк берет.

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:

- эсептердеги калдыктардын мезгил ичиндеги кыймылдары;
- контрагент боюнча мезгил ичиндеги кыймылдары;
- ар бир эсеп үчүн ай сайынкы бөлүштүрүү;
- материалдуулуктун негизинде бөлүштүрүү жана тандап алуунун өлчөмүн аныктоо;
- шектүү транзакциялардын тизмеси.

ЭЭМдин түрү: Hewlett Packard
Программалоонун тили: Python
Операциялык система: Linux
Программанын көлөмү: 200 Мб

* * *

Номер свидетельства: **617**
Регистрационный номер заявки: 20190015.6
Дата поступления заявки: 27.05.2020
Автор: Земсков Виктор Владимирович (КР)
Правообладатель: ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»
Страна: Кыргызская Республика
Программа: **«Аудит Воркинг Пэйперс/Джернал Энтри Тест»:
Аудиторская программа для подготовки
аудиторских рабочих бумаг, выборки
и поиска нестандартных проводок**

Аннотация: **Назначение и область применения:**
Программа для ЭВМ “Audit Working Papers/Journal Entry Test” («Аудит Воркинг Пэйперс/Джернал Энтри Тест»), предназначенная для проведения аудита, осуществляет сбор данных различных компаний/организаций строго в соответствии с инструкцией. Данная программа для ЭВМ применяет различные методы для создания рабочих документов аудита, а также IT-методы - для создания списка подозрительных/необычных транзакций для дальнейшего анализа.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Целью разработки и внедрения программы является автоматизация аудиторской деятельности, в частности, замена рутинной ручной работы современными технологиями, с целью устранения ненужных (избыточных) работ. Использование данной программы позволяет эффективно и действенно проводить аудит, а также оптимизировать затраты и сроки проведения аудита.

Функциональные возможности:

- движения за период остатков на счетах;
- движения за период по контрагенту;
- ежемесячная разбивка для каждого счета;
- разбивка и выбор размера выборки на основе материальности;
- список подозрительных транзакций.

Тип ЭВМ:	Hewlett Packard
Язык программирования:	Python
Операционная система:	Linux
Объем программы:	200 Мб

Күбөлүктүн номери:	618
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20190016.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	27.05.2020
Автору:	Наралыев Бакай Мирбекович (КР)
Укук ээси:	«Бейкер Тилли Бишкек Эдвайзори» ЖЧКсы
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	«Кей Джи Маркет Эппрайзер»: Рыноктук аналогдорду издөө жана активдердин наркын баалоо үчүн баалоочу программа
Аннотация:	Арналышы жана колдонуу жааты: “KG Market Appraiser” («Кей Джи Маркет Эппрайзер») ЭЭМ үчүн программасы ЭЭМ үчүн программасы рыноктогу жеткиликтүү аналогдордун негизинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө баалардын рыноктук орто котировкаларынын эсебин ыкчам алууну жүргүзөт.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программаны иштеп чыгуунун жана жайылтуунун максаты болуп, Интернет тарамынын жардамы менен ар кандай булактардан маалымат чогултууну автоматташтыруу, чыгымдарды жана баалоо процесстеринин мөөнөттөрүн оптималдаштыруу, ошондой эле эсептердин натыйжалуулугун жана тактыгын жогорулатуу саналат.

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:

Күн сайын ар кандай веб-ресурстардан маалыматтарды автоматтык түрдө чогултуу жүргүзүлөт. Чогулган бардык маалыматтар бирдиктүү базада сакталат. Ошентип, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн аналогдордун каталогу түзүлөт.

Рыноктук орто бааларды эсептөө максатында, баалануучу объектинин мүнөздөмөсү кирүүчү атайын форманы толтуруу же белгилүү форматтагы мүнөздөмөсү бар файлды жүктөө жетиштүү болот. Файл көптөгөн объектилер боюнча маалыматтарды камтышы мүмкүн. Ар бир эсеп боюнча таблица формасында отчет түзүлөт.

ЭЭМдин түрү:	Hewlett Packard
Программалоонун тили:	Python
Операциялык система:	Linux mint 18.3
Программанын көлөмү:	0,4 Гб программанын өзү + 3,4 Гб учурдагы база

* * *

Номер свидетельства:	618
Регистрационный номер заявки:	20190016.6
Дата поступления заявки:	27.05.2020
Автор:	Наралыев Бакай Мирбекович (КР)
Правообладатель:	ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек Эдвайзори»
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	«Кей Джи Маркет Эппрайзер»: Оценочная программа для поиска рыночных аналогов и оценки стоимости активов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:

Назначение и область применения:

Программа для ЭВМ “KG Market Appraiser” («Кей Джи Маркет Эппрайзер») производит оперативный расчет среднерыночных котировок цен на движимое или недвижимое имущество на основе доступных аналогов на рынке.

Целью разработки и внедрения данной программы для ЭВМ является автоматизация сбора данных с различных источников с помощью сети Интернет, оптимизация затрат и сроков процесса оценки, а также увеличения эффективности и точности расчетов.

Функциональные возможности:

На ежедневной основе происходит автоматический сбор данных с различных веб-ресурсов. Вся собранная информация хранится в единой базе. Таким образом, формируется каталог аналогов для движимого и недвижимого имущества.

В целях расчета среднерыночной цены, достаточно заполнить специальную форму, куда вводятся характеристики оцениваемого объекта либо загрузить файл с характеристиками в определенном формате. Файл может содержать данные по множеству объектов. По каждому расчету создается отчет в табличной форме.

Тип ЭВМ:	Hewlett Packard
Язык программирования:	Python
Операционная система:	Linux mint 18.3
Объем программы:	0,4 Гб сама программа + 3,4 Гб текущая база

Күбөлүктүн номери:	619
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20190017.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	29.05.2020
Автору:	Жолболдиев Айдарбек Турдукеевич (КР)
Укук ээси:	«Кингс Пэй Лимитед Кей Джи» ЖЧКсы
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	King'spay төлөм системасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:

Арналышы жана колдонуу жааты:

King'spay төлөм системасы барып-келүүлөрдү, медициналык тейлөөлөрдү, коомдук тамактанууларды, Интернет-дүкөндөрдү, соода борборлорун, көчө дүкөндөрүн, отеллдерди, экспресс-жеткирүүлөрдү ж. б. төлөө үчүн кеңири пайдаланыла алат.

Накталай эмес эсептешүүчү коомду өнүктүрүүгө жана адамдардын турмушун жеңилдетүүгө өбөлгө түзүү. Көп накталай акча каражаттарын же банктык карталарды көтөрүп жүрүүнүн кереги жок. QR-кодун сканерлөө аркылуу ыңгайлуу жана тез төлөм жүргүзүүгө боло турган уюлдук телефон керек болот.

Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:

Каттоо, кирүү, банктык картаны байланыштыруу, накталай чыгаруу, которуу, кошумча карта, QR-коду боюнча төлөө, QR-коду боюнча акча каражаттарын алуу, коммуналдык кызматтарга төлөө, эсептеги калдыкты текшерүү.

ЭЭМдин түрү:	Тарамдык компьютер
Оперативдик эс тутум:	64 Мбдан кем эмес
Программалоонун тили:	Java
Операциялык система:	Сервер: LINUX (RED HAT 4.8.5) Мобилдик пр.: Android 4.0+, IOS 4+ Жумушчу ст.: IE 10+, Google Chrome, ...
Программанын көлөмү:	500 Мбдан көбүрөк
	* * *
Номер свидетельства:	619
Регистрационный номер заявки:	20190017.6
Дата поступления заявки:	29.05.2020
Автор:	Жолболдиев Айдарбек Турдукеевич (КР)
Правообладатель:	ОсОО «Кингс Пэй Лимитед Кей Джи»
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	Платежная система King'spay

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:	<p>Назначение и область применения: Платежная система King'spay может широко использоваться для оплаты поездок, медицинского обслуживания, общественного питания, Интернет-магазинов, торговых центров, уличных магазинов, отелей, экспресс-доставки и т. д. Способствовать развитию безналичного общества и облегчать жизнь людей. Не нужно брать с собой много наличных денег или банковские карты. Необходим мобильный телефон, с которым можно оплатить путем сканирования QR-кода, удобно и быстро.</p> <p>Функциональные возможности: Регистрация, вход, привязка банковской карты, снятие наличных, перевод, дополнительная карта, оплата по QR-коду, получение денежных средств по QR-коду, оплата за коммунальные услуги, проверка остатка на счете.</p>
Тип ЭВМ:	Сетевой компьютер
Оперативная память	не менее 64 Мб
Язык программирования:	Java
Операционная система:	Сервер: LINUX (RED HAT 4.8.5) Мобильный пр.: Android 4.0+, IOS 4+ Рабочий ст.: IE 10+, Google Chrome, ...
Объем программы:	более 500 Мб

Күбөлүктүн номери:	620
Өтүнмөнүн каттоо номери:	202000018.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	01.06.2020
Авторлору:	Цыбов Николай Николаевич Аалиев Ислам Мирланович
Укук ээлери:	Цыбов Николай Николаевич (КР) Аалиев Ислам Мирланович (КР)
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	PSYCD-20.1 психиканы диагностикалоонун жана коррекциялоонун баскычтуу техникасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:

Арналышы:

Сунушталган чечимдер, методдор жана PSYCD-20.1 программасы базалык жеке сапаттарды коррекциялоо боюнча ишти уюштурууда психиканы диагностикалоо ыкмаларын автоматташтырууга жана натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет.

А. В. Крутиковдун методикасы боюнча инсандык өсүүнүн жеке психикалык терапиясынын баштапкы курсунун маселелери чечилген.

Инсандык сапаттарды диагностикалоо жана коррекциялоо ыкмасын автоматташтырып ишке ашыруу билим берүү процессинде жана кесиптик багыт алууда абдан актуалдуу.

Алынган маалыматтар автоматташтырылган окутуу системаларында психиканы диагностикалоо модулдарында аларды андан ары пайдалануу үчүн негиз болуп эсептелет.

ЭЭМдин түрү:

Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T6600 2.2 GHZ жана жогору

Программалоонун тили:

JavaScript

Операциялык система:

Microsoft Windows XP жана жогору

Программанын көлөмү:

8.2 Мб

* * *

Номер свидетельства:

620

Регистрационный номер заявки:

202000018.6

Дата поступления заявки:

01.06.2020

Авторы:

Цыбов Николай Николаевич
Аалиев Ислам Мирланович

Правообладатели:

Цыбов Николай Николаевич (КР)
Аалиев Ислам Мирланович (КР)

Страна:

Кыргызская Республика

Программа:

**Психодиагностика и пошаговая техника
психокоррекции PSYCD-20.1**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2020
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:

Назначение:

Предлагаемые решения, методы и программа PSYCD-20.1 позволяют автоматизировать и повысить эффективность методов психодиагностики при организации работ по коррекции базовых личностных качеств.

Решена задача начального курса индивидуальной психотерапии личностного роста по методике А.В. Крутикова.

Автоматизированная реализация способа диагностики и коррекции базовых личностных качеств весьма актуальна в образовательном процессе и профориентации.

Полученные данные являются основой для их дальнейшего использования в модулях психодиагностики в автоматизированных обучающих системах.

Тип ЭВМ:

Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T6600 2.2 GHZ и выше

Язык программирования:

JavaScript

Операционная система:

Microsoft Windows XP и выше

Объем программы:

8.2 Мб

**ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ**

№	(11) ӨҮгө өтүнмөнүн каттоо номери Регистра- ционный номер заявки на ПО	(15) Каттоо датасы Дата регист- рации	Кыргыз- патентке өтүнмө келип тушкөн дата Дата посту- пления заявки в Кыргыз- патент	(23) (30) Артык- чылык датасы Дата приори- тета	(73) Патент эеси, өлкөнүн коду Патенто- владелец, код страны	(54) ӨҮнүн аталышы Название ПО	(51) ӨҮЭЖд ин классы Класс МКПО	(28) (20) Өтүнмөгө киргизил- ген ӨҮнүн номери (вариант- тары) Номер (варианты) ПО, вклю- ченного в заявку	(18) Каттоонун күчүнүн мөөнөтү бүткөн дата Дата исте- чения срока действия регист- рации	ӨҮнүн эл аралык бюлlete- нинин номери Номер Междуна- родного бюллетеня ПО
1	DM/200 683	24.01.2019	06.05.2019		Jack Hamilton (GB)	Hat box [other than for packaging] Шляпа салган куту (таңгактан башкасы) Шляпная коробка [кроме упаковки]	03-01	1	24.01.2024	18/2019
2	DM/200 695	06.03.2019	06.05.2019		HARRY WINSTON SA (CH)	Necklace; Earring; Necklace Шуру; Сөйкө; Шуру Ожерелье; Серьги; Ожерелье	11-01	3	06.03.2024	18/2019
3	DM/200 700	22.03.2019	06.05.2019		MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD.) (CH)	Watch Саат Часы	10-02	1	22.03.2024	18/2019

Кошумча маалыматтар <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/> сайтында
Дополнительные данные на сайте: <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) авторлор арасында улуттук сынак жарыялайт.

Сынак төмөнкү номинациялар боюнча өткөрүлөт:

- 1) проза;
- 2) поэзия;
- 3) илимий-популярдуу чыгарма;
- 4) иллюстрацияланган балдар көркөм адабияты;
- 5) альбомдор, каталогдор;
- 6) социалдык-гуманитардык багыттагы брошюралар, плакаттар, буклеттер.

Иштер 2020-жылдын 15-июнунан 30-ноябрына чейин кабыл алынат. Сынакка курагы 30 жаштан жогорку авторлор катыша алат. Жиберилген чыгармалар мурда эч жерде жарыяланбаган болушу керек. Сынактын жеңүүчүлөрүнө сынакка тапшырылган эмгеги басмадан чыгарылып берилет.

Чыгарманын көлөмү А4 форматтагы Microsoft Word документи тибинде, Times New Roman арибинде, 14-өлчөмдө терилип (саптардын аралыгы - 1,15), 150-600 беттен ашпоого тийиш.

Сынактын жобосу www.patent.kg сайтында жарыяланган. Сынакка катышуу үчүн Жобонун № 1 тиркемесине ылайык өтүнмөнү толтуруп, аны 30-ноябрга чейин катчылыктын fund@patent.kg электрондук почтасына же болбосо Кыргызпатенттин дарегине: 720021, Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62 жөнөтүү керек.

Байланыш телефондор: (0312) 68-04-71, (0778) 98-98-08, (0700) 84-83-29, (0552) 84-83-29

* * *

Кыргызпатент объявляет национальный конкурс среди авторов Кыргызской Республики.

Конкурс проводится по номинациям:

- 1) проза;
- 2) поэзия;
- 3) научно-популярное издание;
- 4) детская иллюстрированная художественная литература;
- 5) альбомы, каталоги;
- 6) плакаты, буклеты, брошюры социально-гуманитарного направления.

Работы принимаются с 15 июня по 30 ноября 2020 года. В конкурсе могут принять участие авторы от 30 лет и выше.

Тексты работ, направленные на конкурс, не должны быть ранее опубликованными. Приз победителям конкурса - издание их конкурсной работы.

Произведения должны быть представлены в виде документа Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер кегля - 14, междустрочный интервал - 1,15, общий объем от 150 до 600 страниц.

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте www.patent.kg

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку установленного образца согласно приложению № 1 Положения о конкурсе до 30 ноября текущего года на электронную почту fund@patent.kg либо по почтовому адресу Кыргызпатента: 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62.

Телефоны для справок: (0312) 68-04-71, (0778) 98-98-08, (0700) 84-83-29, (0552) 84-83-29

2020-жылдын 3-июнунда “Кирешени көбөйтүү боюнча сабаттуу стратегия стартап-долбоорду ишке киргизүүдөгү негизги пункт” темасындагы вебинар өткөрүлдү.

Спикер катары Минск шаарынан коуч Любовь Гладилина чыгып сүйлөдү. Ал стартап-долбоордун кирешесин көбөйтүүчү маанилүү чечимдер жөнүндө баяндап, финансыны пландоо, негизги максаттарга көңүл буруу, кийинки иш-аракеттерди аныктоо жана ар качан ойлонууну үйрөнүү тууралуу кенен айтып берди.

КМШ өлкөлөрүн инновациялык өнүктүрүү эл аралык фондунун директору Анатолий Гришанов спикерлиги астында “Стартап долбоорлорду колдоо механизми” аталышындагы вебинар жогорку деңгээлде өткөрүлдү.

Вебинардын жүрүшүндө спикер Беларустун улуттук инновациялар системасынын негизги өнүгүү багыттары, анын инновациялык инфраструктурасын өзүнө камтыган башкы компоненттери туурасында айтып, инновациялык долбоорлорду ишке ашырууда колдонулган финансылык ресурстарды мисалга келтирүү менен мамлекеттик колдоо алуу мүмкүнчүлүгүн белгиледи. Интерактивдүү формада угуучулардын суроолоруна стартаптарды илгерилетүү мүмкүнчүлүгү менен мамлекеттик жана жеке инвестициялоо боюнча каржылык колдоолорду мисал келтирип, кенен жооп берди.

* * *

3 июня 2020 года состоялась вебинар на тему “Грамотная стратегия по увеличению прибыли - важный пункт при запуске стартап-проекта”.

Спикером выступила коуч из Минска - Любовь Гладилина. Она говорила о значимых решениях, позволяющих увеличить прибыль стартап-проекта, подробно рассказала о планировании финансов, о том, как фокусироваться на основных целях, как определять следующее действие и постоянно учиться думать.

На высоком уровне прошел вебинар на тему: “Механизмы поддержки стартап проектов”, спикером которого выступил директор Международного фонда инновационного развития СНГ Анатолий Гришанов.

В ходе вебинара спикер рассказывал об основных направлениях развития Национальной инновационной системы Беларуси, об основных ее компонентах, включая субъекты инновационной инфраструктуры, привел примеры о финансовых ресурсах, используемых при реализации инновационного проекта, выделяя возможности получения государственной поддержки. В интерактивной форме спикер ответил на вопросы слушателей, приводя различные примеры финансовой поддержки, как государственного, так и частного инвестирования, с возможностями продвижения стартапа.

2020-жылдын 4-июнунда Кыргызпатент М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Дизайн” жана “Транспорттук процесстердин технологиясы” багыттары боюнча 4-курсунун студенттери үчүн “Интеллектуалдык менчиктин негиздери” темасында онлайн-лекция өттү, ага жалпысынан 26 киши катышты.

Лекциянын максаты - интеллектуалдык менчиктин негиздери жана системасы, аны укуктук коргоо, интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо ыкмалары тууралуу маалыматтандыруу.

Кыргызпатенттин эксперттери интеллектуалдык менчиктин негиздери жана Кыргыз Республикасынын патенттик системасы жөнүндө баяндашып, товардык белгилерди укуктук коргоо жана сактоо маселелерин кенен түшүндүрүштү. Ошону менен бирге, товардык белгиге өзгөчө укуктарды мамлекеттик каттоодон өтүү жолу менен гана алса боло тургандыгы белгиленди.

* * *

4 июня текущего года экспертами Кыргызпатента проведена онлайн-лекция студентам 4 курса Ошского технологического университета им. И. Адышева по направлению “Дизайн” и “Технология транспортных процессов” на тему: “Основы интеллектуальной собственности”. Всего участников было 26 человек.

Целью проведения лекции являлось предоставление информации об основах и системе интеллектуальной собственности, ее правовой охраны и способов защиты объектов интеллектуальной собственности.

Эксперты рассказали об основах и системе интеллектуальной собственности, о патентной системе Кыргызской Республики, а также осветили вопросы правовой охраны и защиты товарных знаков. Было отмечено, что исключительные права на товарный знак можно получить только путем прохождения государственной регистрации.

2020-жылдын 4-июнунда Кыргызстандын Жогорку технологиялар паркынын (ЖТП) директору Алтынбек Исмаиловдун спикерлигинин астында «ЖТПнын ийгиликтүү стартаптары» аталышындагы вебинар өткөрүлдү. Спикер ЖТП жаши стартапчылардын долбоорлорун өркүндөтүү жана нетворкингин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн аянтча бере тургандыгы тууралуу айтты.

Спикер инвесторлор кандай шарттарда иштеп, стартаптар менен кандай аракетте боло тургандыгы, инвестициялардын баскычтары жөнүндө баяндады. Кандай болбосун инвестор стартаптын кандайдыр бир этабына чейин каржылашы мүмкүн: концепциядан баштап даяр өнүмдү алганга чейин. Инвесторлор өнүмдүн ийгилигине кызыкдар, ошондуктан стартапчыларга ар тараптуу колдоо көрсөтүшөт.

* * *

4 июня 2020 года состоялся вебинар на тему успешных стартапов Парка высоких технологий Кыргызской Республики (ПВТ), где спикером выступил директор ПВТ Алтынбек Исмаилов. Он рассказал о предоставляемых площадках ПВТ для молодых стартаперов с целью развития проектов и расширения нетворкинга.

Спикер рассказал о том, как работают инвесторы и как взаимодействуют со стартапами, а также о стадиях инвестиций. К примеру, разные инвесторы могут финансировать различные уровни стартапов, начиная от концепций, заканчивая готовыми продуктами. Инвесторы заинтересованы в успехе продукта, поэтому будут всячески помогать стартаперам.

2020-жылдын 5-июнунда «Стартап Кыргызстан» сынагынын акселерациялык программасынын катышуучулары өз долбоорлорунун бетачары менен чыгып сүйлөөгө ылайыкталган, Pitch Deck форматында экинчи ментордук сессия уюштурулду. Командалардын өкүлдөрү эки мүнөттүк убакыттын ичинде долбоордун концепциясы, продуктту монетизациялоонун стратегиясы, максаттуу аудитория тууралуу айтып беришти. Мындан сырткары, чыгып сүйлөө учурунда катышуучулар өздөрүнүн бизнес-пландары, Кыргызпатенттин грантын кандай корото тургандыгы жөнүндө айтып өтүштү.

Ар бир бетачардан кийин Иракли Кашибадзе чыгып сүйлөө боюнча өз пикирин айтып, аны жакшыртуу боюнча сунуш-кеңештерди берди. Спикер чыгып сүйлөөлөрдүн башында эле көйгөйлөрдөн баштоону кеңеш катарында айтып, андан кийин стартап-долбоор түрүндө эффективдүү чечимдерди сунуштады. Ал өз сөзүндө, бизнес-план тууралуу так параметрлерге жана сандарга ээ болуу маанилүү экендигин эскертип, долбоордун баалуу суроо-талаптары жана команданын курамы жөнүндө айтуу керектигин белгиледи.

* * *

5 июня 2020 года была организована вторая менторская сессия в формате Pitch Deck, в которой участники акселерационной программы “Стартап Кыргызстан” выступили с презентацией своих проектов. Представители команды в течение двух минут рассказывали о концепции проекта, стратегии монетизации продукта, целевой аудитории. Также во время выступлений участники рассказывали о своем бизнес-плане и объясняли, как они будут распоряжаться грантом Кыргызпатента.

После каждой презентации Иракли Кашибадзе комментировал выступление и давал рекомендации по его улучшению. Он рекомендовал спикерам в начале выступления начинать с проблемы, затем предложить эффективное решение в виде стартап-проекта. Он упомянул, что важно иметь четкие параметры и цифры о бизнес-плане, также подчеркнул, что нужно рассказать о ценностном предложении проекта и составе команды.

2020-жылдын 10-июнунда Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы эриш-аркак жылынын алкагында Кыргызпатенттин төрайымы Динара Молдошева менен Россия Федерациясынын Интеллектуалдык менчик боюнча федералдык кызматынын (Роспатент) жетекчиси Григорий Ивлиевдин онлайн-жолугушуусу болуп өттү.

Аталган жолугушууда эки ведомствонун алдындагы уюмдардын өкүлдөрү, тармактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышты.

Аталган жолугушуунун максаты - эки тараптуу кызматташтыкты, коронавирус пандемиясынын шартында 2020-жылга карата ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү планын, мындан сырткары, региондук интеграциянын алкагындагы актуалдуу маселелерди талкулоо.

Онлайн-жолугушуунун жүрүшүндө патенттик экспертиза, ведомстволор аралык маалымат алмашуу жана санариптешүү, КМШ, Евразия патенттик уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташуу маселелери каралды. Кыргызпатенттин адистери үчүн кезек-кезеги менен өткөрүлүүчү иш-чараларды уюштуруу иштери макулдашылды.

* * *

10 июня 2020 года, в рамках перекрестного года Российской Федерации в Кыргызской Республике и Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялась онлайн-встреча Динары Молдошевой, председателя Кыргызпатента, и Григория Ивлиева, руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).

Целью данной встречи являлось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, обсуждение мероприятий межведомственного плана взаимодействия на 2020 год в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также другие актуальные вопросы в рамках региональной интеграции.

В ходе онлайн-встречи был обсужден ряд вопросов по взаимодействию в области патентной экспертизы, межведомственному информационному обмену и цифровизации, а также вопросы сотрудничества в рамках СНГ, ЕАПО и ЕАЭС. Была достигнута договорённость об организации ряда онлайн-мероприятий для специалистов Кыргызпатента.

2020-жылдын 11-июнунда “Стартап Кыргызстан” сынагынын акселерациялык программасы аяктады. Акыркы онлайн-тренинги “Стартаптын ийгиликтүү бетачары: Арбап алуу. Көңүл бурууну кармап туруу. Ишендирүү” аталышында болуп өттү. Эксперт катары TEDxMinsk конференциясынын спикинг-коучу, оратордук искусство мектебинин жетекчиси, бизнес-тренер, «Би-Эй Радиосунун» башкы продюсери жана алып баруучусу Дмитрий Смирнов чакырылды.

Смирнов өз сөзүндө төмөнкүлөргө кайрылып өттү: өнүмүңдү кантип тааныштыруу керек, питчинг учурунда негизинен эмнелерге көңүл бөлүү керек, кандай өңүттө жетектөө керек жана эмнеден баш тартуу керек. Толук түшүнүктүү болуш үчүн спикер жеке тажрыйбасынан реалдуу мисалдарды келтирип, оратордук искусствонун бир нече принциптерин сактоо керектигин, чыгып сүйлөө угармандардын көңүлүн өзүнө буруу үчүн жандуу жана эмоционалдуу болушу зарылдыгын айтып өттү.

* * *

11 июня 2020 года завершилась акселерационная программа Республиканского конкурса “Стартап Кыргызстан” онлайн-тренингом на тему: “Успешная презентация стартапа: Увлечь. Удержать. Убедить”. В качестве эксперта выступил Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, бизнес-тренер, генеральный продюсер и ведущий «Радио Би-Эй».

Во время своего выступления, он рассказал о приемах презентации своего продукта, на что нужно обращать внимание, чем следует руководствоваться и от чего стоит отказаться во время питча. Для полного понимания спикер приводил реальные примеры из его практики и советовал соблюдать несколько принципов ораторского искусства. Дмитрий Смирнов подчеркнул, что выступление должно быть живым и эмоциональным, чтобы удержать внимание слушателей.

2020-жылдын 12-июнунда Кыргызпатенттин Жогорку технологиялар паркы менен биргелешкен долбоордун алкагында “СТЭМ-билим берүү” темасында онлайн-тренинг өткөрүлдү. Спикер катарында “Тэкайым” коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири, дизайнердик ой жүгүртүү боюнча эксперт Елена Чигибаева жана ошол эле “Тэкайым” коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири, easyscience.kgнин негиздөөчүсү, химик, тамак-аш коопсуздугу боюнча эксперт, инженер-эколог Мадина Самакбаевалар чыгып сүйлөштү.

Тренерлер СТЭМ-билим берүүнүн актуалдуулугу, анын Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтышып, СТЭМ - ар кандай татаалдыктагы милдеттерди аткарууну шарттаган, практикага ыңгайлаштырылган универсалдуу ыкма экендигин белгилешти. СТЭМ-билим берүүнүн жардамы менен окуучулар информатика, физика, технологиялар, инженерия жана математика жаатындагы бир нече предметтер боюнча өнүгүүгө жетишип, тажатма теориянын колдонмо мүнөзү бардыгын түшүнүшөт.

* * *

12 июня 2020 года в рамках совместного проекта Кыргызпатента с Парком высоких технологий проведен очередной онлайн-тренинг на тему: “СТЭМ-образование». Спикерами выступили Елена Чигибаева, соосновательница Общественного фонда “Тэкайым”, эксперт по дизайн-мышлению, и Мадина Самакбаева, соосновательница Общественного фонда “Тэкайым”, основательница easyscience.kg, химик, эксперт по пищевой безопасности, инженер-эколог.

Тренеры рассказали об актуальности СТЭМ-образования, какие возможности СТЭМ существуют в Кыргызстане, отметив, что СТЭМ - универсальный практико-ориентированный подход, который позволяет справляться с задачами любой сложности. Благодаря СТЭМ-образованию ученики могут развиваться сразу в нескольких предметных областях - информатике, физике, технологии, инженерии и математике, понимая, что у изучаемой порой скучной теории есть прикладной характер.

2020-жылдын 17-июнунда Кыргызпатент менен Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын биргелешкен окутуу программасынын алкагында “Графиканы түзүү аспаптары” аталышындагы вебинар өткөрүлдү.

Вебинарды иллюстратор жана дизайнер Жанара Жаныбердиева алып барды, ал графиканын вектордук жана торчо түрлөрү, алардын айырмачылыгы тууралуу кеп козгоп, Corel Draw жана Adobe Illustrator программаларынын аспаптар панелин колдонуунун негизги принциптерин көрсөтүп берди.

* * *

17 июня 2020 года в рамках совместной обучающей программы между Кыргызпатентом и Парком высоких технологий Кыргызской Республики прошел вебинар на тему “Инструменты создания графики”.

Иллюстратор и дизайнер Жанара Жаныбердиева рассказала о видах графики: векторной и растровой, а также наглядно продемонстрировала основные принципы использования панели инструментов программ Corel Draw и Adobe Illustrator.

2020-жылдын 18-июнунда “3D-басуу технологиясы” аталышындагы вебинар өткөрүлдү.

“Робоскай” компаниясынын директору Санжар Жумабеков 3D-принтерлердин техникалык мүнөздөмөлөрүнө жана негизги иштөө принциптерине, Repetier-Host слайсери менен иштөөгө, басуу параметрлерин жөндөөгө, Autodesk программалык продуктуларынан моделдерди жүктөөгө токтолуп, 3D-принтерлерин машина курууда колдонуу варианттары тууралуу айтып берди. Вебинардын жүрүшүндө Санжар Жумабеков 3D-басуу технологиясынын негиздери жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө баяндап, белгилүү FDM-басууну мисал келтирди. FDM технологиясы санариптик моделдердин контурун кайталаган, материалдын катмарын ырааттуу каптоо менен үч ирет өлчөнүүчү объектилерди түзөт.

* * *

18 июня 2020 года состоялась вебинар «Технология 3D-печати».

Санжар Жумабеков, директор компании «РобоСкай», рассказал об основных принципах работы и технических характеристиках 3D-принтеров, о работе со слайсером Repetier-Host, настройках параметров печати, выгрузке моделей из программных продуктов Autodesk, а также рассказал о вариантах применения 3D-принтеров в машиностроении, архитектуре и дизайне. В ходе вебинара Санжар Жумабеков говорил об основных технологиях 3D-печати и их особенностях, на примере самого популярного из них - FDM-печати. Технология FDM создает трехмерные объекты путем нанесения последовательных слоев материала, которые повторяют контуры цифровой модели.

2020-жылдын 23-июнунда Кыргызпатент Жогорку технологиялар паркы менен биргелишип “Жеке маалыматтык коопсуздук” темасында вебинар өткөрдү.

IT-адис, санарип чөйрөсүндө персоналдык маалыматтарды коргоо маселелери боюнча эксперт Артем Горайнов виртуалдык чөйрөнү бардык жайда боло турган, айрыкча пандемия учурунда заманбап кишинин жашоосунун бир бөлүгү катары белгиледи. Дээрлик бардык колдонуучу персоналдык маалыматтарды: социалдык тармактагы эсептик жазуудан баштап, күн сайын колдонуп жүргөн мессенджердеги маалыматтарга чейин Интернет мейкиндигине сактайт. Бирок, персоналдык маалыматтар кара ниеттер тарабынан пайдаланылышы мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо керек. Мындай тобокелчиликтен алыс болуу үчүн киберкоопсуздук жаатында базалык билимге ээ болуп, тиешелүү чараларды көрүү керектелет.

* * *

23 июня 2020 года проведен вебинар на тему личной информационной безопасности, организованный Кыргызпатентом и Парком высоких технологий.

IT-специалист, эксперт по вопросам защиты персональных данных в цифровой среде Артем Горайнов отметил повсеместность виртуальной среды, которая является частью жизни современного человека, особенно во время пандемии. Почти каждый пользователь хранит персональную информацию в просторах Интернета, начиная с учетных записей в социальных сетях, заканчивая информацией в мессенджерах, которыми мы пользуемся ежедневно. Однако не стоит забывать, что персональные данные могут быть использованы злоумышленниками. Во избежание рисков нужно иметь базовые знания в области кибербезопасности и соблюдать соответствующие меры.

**(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)**

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)


16510



16516



16513



16523



16524



16527



16525



16530



16526



**ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери
- (12) - документтин табигый тилдеги түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү
- (31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекстери
- (54) - ойлоп табуунун аталышы
- (57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү
- (89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык келип чыгуу өлкөсүнүн коду

**ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - каттоо номери
- (15) - катталган күнү
- (18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү
- (21) - өтүнмө номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү
- (51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө
- (53) - белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт элементтеринин баяндоосу (Вена жиктемеси)
- (54) - товардык белгинин сүрөтү
- (55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө
- (56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө
- (57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси
- (58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация)
- (59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү
- (73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареге, өлкөнүн коду

**ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - коргоо документинин номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (15) - катталган күнү
- (17) - коргоонун узактыгы
- (19) - жарыяланган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (24) - коргоо документинин аракети башталган күн
- (31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык жиктемесинин (ӨҮЭЖ) индекси (индекстери)
- (54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы
- (55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы)
- (57) - олуттуу белгилеринин тизмеси
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (11) - күбөлүктүн номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекси (индекстери)
- (54) - пайдалуу моделдин аталышы
- (55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө
- (56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер
- (57) - пайдалуу моделдин формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - күбөлүктүн ээси (ээлери)
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери
- (89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын келип чыккан өлкөсүнүн коду

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа КР
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название изобретения
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - реферат, формула изобретения
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) изобретения, код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны
- (76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер регистрации
- (15) - дата регистрации
- (18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак
- (21) - номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - страна конвенционного приоритета
- (51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)
- (53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация)
- (54) - изображение товарного знака
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - указание на то, что знак является объемным
- (57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак
- (58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация)
- (59) - указание заявленных цветов
- (73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (15) - дата регистрации
- (17) - длительность охраны
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (24) - дата начала действия охранного документа
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (45) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) - название промышленного образца
- (55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография)
- (57) - перечень существенных признаков
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы), код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и патентовладельцем(ами), код страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

- (11) - номер свидетельства
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название полезной модели
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - формула полезной модели
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) полезной модели, код страны
- (73) - владелец(ы) свидетельства
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами) свидетельства, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

**Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору
(ИМБДУнун стандарттары ST. 3)**

**Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций
(Стандарт ВОИС ST. 3)**

AD	Андорра	DM	Доминика
AE	Объединенные Арабские Эмираты	DO	Доминиканская Республика
AF	Афганистан	DZ	Алжир
AG	Антигуа и Барбуда	EA	Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
AI	Ангилья	EC	Эквадор
AL	Албания	EE	Эстония
AM	Армения	EG	Египет
AN	Нидерландские Антиллы	EH	Западная Сахара
AO	Ангола	EM	Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ)
AP	Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO)	EP	Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
AR	Аргентина	ER	Эритрея
AS	Американские Самоа	ES	Испания
AT	Австрия	ET	Эфиопия
AU	Австралия	FI	Финляндия
AW	Аруба	FJ	Фиджи
AZ	Азербайджан	FK	Фолклендские острова (Мальвины)
BA	Босния и Герцеговина	FM	Микронезия (Федеральные штаты)
BB	Барбадос	FO	Фарерские острова
BD	Бангладеш	FR	Франция
BE	Бельгия	GA	Габон
BF	Буркина Фасо	GB	Великобритания
BG	Болгария	GD	Гренада
BH	Бахрейн	GE	Грузия
BI	Бурунди	GH	Гана
BJ	Бенин	GI	Гибралтар
BM	Бермудские острова	GL	Гренландия
BN	Бруней Даруссалам	GM	Гамбия
BO	Боливия	GN	Гвинея
BR	Бразилия	GQ	Экваториальная Гвинея
BS	Багамские острова	GR	Греция
BT	Бутан	GS	Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова
BV	Буве Остров	GT	Гватемала
BW	Ботсвана	GW	Гвинея-Биссау
BX	Ведомство Бенилюкс по товарным знакам (BBM) и Ведомство Бенилюкс по промышленным образцам (BBDM)	GY	Гайана
BY	Беларусь	HK	Гонконг
BZ	Белиз	HN	Гондурас
CA	Канада	HR	Хорватия
CF	Центральная Африканская Республика	HT	Гаити
CG	Конго	HU	Венгрия
CH	Швейцария	IB	Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
CI	Кот Дивуар	ID	Индонезия
CK	Остров Кука	IE	Ирландия
CL	Чили	IL	Израиль
CM	Камерун	IN	Индия
CN	Китай	IQ	Ирак
CO	Колумбия	IR	Иран (Исламская Республика)
CR	Коста Рика	IS	Исландия
CU	Куба	IT	Италия
CV	Кап Верде	JM	Ямайка
CY	Кипр	JO	Иордания
CZ	Чешская Республика	JP	Япония
DE	Германия	KE	Кения
DJ	Джибути	KG	Кыргызстан
DK	Дания		

KH	Камбоджа	PT	Португалия
KI	Кирибати	PW	Палау
KM	Коморы	PY	Парагвай
KN	Сент Китс и Невис	QA	Катар
KP	Корейская Народно-Демократическая Республика	RO	Румыния
KR	Республика Корея	RS	Сербия
KW	Кувейт	RU	Российская Федерация
KY	Кайманские острова	RW	Руанда
KZ	Казахстан	SA	Саудовская Аравия
LA	Лаос	SB	Соломоновы острова
LB	Ливан	SC	Сейшельские острова
LC	Сент-Люсия	SD	Судан
LI	Лихтенштейн	SE	Швеция
LK	Шри-Ланка	SG	Сингапур
LR	Либерия	SH	Остров святой Елены
LS	Лесото	SI	Словения
LT	Литва	SK	Словакия
LU	Люксембург	SL	Сьерра Леоне
LV	Латвия	SM	Сан Марино
LY	Ливия	SN	Сенегал
MA	Марокко	SO	Сомали
MC	Монако	SR	Суринам
MD	Республика Молдова	ST	Сан Томе и Принсипе
MG	Мадагаскар	SV	Эль Сальвадор
ME	Черногория	SY	Сирия
MH	Маршалловы Острова	SZ	Свазиленд
MK	Македония, Республика бывшей Югославии	TC	Турецкие и Кайкосские острова
ML	Мали	TD	Чад
MM	Мьянма	TG	Того
MN	Монголия	TH	Таиланд
MO	Макао	TJ	Таджикистан
MP	Северные Марианские Острова	TM	Туркменистан
MR	Мавритания	TN	Тунис
MS	Монтсеррат	TO	Тонга
MT	Мальта	TP	Восточный Тимор
MU	Маврикий	TR	Турция
MV	Мальдивы	TT	Тринидад и Тобаго
MW	Малави	TV	Тувалу
MX	Мексика	TW	Тайвань, провинция Китая
MY	Малайзия	TZ	Объединенная Республика Танзания
MZ	Мозамбик	UA	Украина
NA	Намибия	UG	Уганда
NE	Нигер	US	Соединенные штаты Америки
NG	Нигерия	UY	Уругвай
NI	Никарагуа	UZ	Узбекистан
NL	Нидерланды	VA	Ватикан
NO	Норвегия	VC	Сен Винсент и Гренадины
NP	Непал	VE	Венесуэла
NR	Науру	VG	Виргинские острова (Британские)
NZ	Новая Зеландия	VN	Вьетнам
OA	Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ)	VU	Вануату
OM	Оман	WO	Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Международное бюро)
PA	Панама	WS	Самоа
PE	Перу	YE	Йемен
PG	Папуа Новая Гвинея	ZA	Южная Африка
PH	Филиппины	ZM	Замбия
PK	Пакистан	ZR	Заир
PL	Польша	ZW	Зимбабве